



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 2/2025

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Сулайманбекова Ж.С.

Коллегия мүчөлөрү: Абдыразаков Э.О.

Жаныбекова Ч.А.

Солтобаева Р. Т.

Жоробекова А.Т.

Жооптуу катчы: Момункулова А.О.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:

телефон: (996 312) 61 10 38 телефону

факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот

<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:

телефон: (996 312) 61 08 59 телефону

факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот

<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «М-Мaxima» тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, К.Тыныстанов атындагы көчө, 197/1.

2025-жылдын 21-октябрында басууга кол коюлган.

2025-жылдын 28-октябрында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2023-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Сулайманбекова Ж.С.
Члены коллегии: Абдыразаков Э.О.
Жаныбекова Ч.А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А.Т.

Ответственный секретарь: Момункулова А.О.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала – один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Maxima».

г. Бишкек, ул.Тыныстанова, 197/1

Подписано в печать 21 октября 2025 года

Отпечатано 28 октября 2025 года

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2023 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – февраль, июнь, август, ноябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в феврале, июне, августе, ноябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 18-июнундагы № 2025-П-12/28-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 23-июнунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 12
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 18-июнундагы № 2025-П-09/28-2-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-мартындагы № 2022-П-09/16-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө токтому» токтомунун аракетин токтотуп туруу тууралуу» токтому (2025-жылдын 20-июнунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 30
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 27-июнундагы № 2025-П-12/31-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2025-жылдын 2-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 32
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 27-июнундагы № 2025-П-12/31-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 1-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 42
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 27-июнундагы № 2025-П-09/31-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 1-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 50
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 27-июнундагы № 2025-П-09/31-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы 2018-П-09/33-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 1-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 55
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 9-июлундагы № 2025-П-14/33-2-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги

- № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 14-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 58
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 14-июлундагы № 2025-П-09/34-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жете элек нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 15-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 61
9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 14-июлундагы № 2025-П-12/34-2-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 4-апрелиндеги № 2025-П-12/14-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 17-мартындагы № 171-т тескемесин ишке ашыруу жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу» токтому (2025-жылдын 15-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 63
10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 23-июлундагы № 2025-П-12/35-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 25-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 65
11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 28-июлундагы № 2025-П-07/37-1-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 29-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 67
12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 30-июлундагы № 2025-П-15/38-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2025-жылдын 1-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 68

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 30-июлундагы № 2025-П-12/38-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сооданы каржылоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 31-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 71
14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 25-августундагы № 2025-П-07/42-2-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2025-жылдын 26-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 138

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 18 июня 2025 года № 2025-П-12/28-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 23 июня 2025 года) 139
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном порядке по проведению операций с казахским тенге коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями Кыргызской Республики» от 18 марта 2022 года №2022-П-09/16-1-(БС)» от 18 июня 2025 года № 2025-П-09/28-2-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 20 июня 2025 года)..... 157
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 27 июня 2025 года № 2025-П-12/31-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 2 июля 2025 года) 159
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 27 июня 2025 года № 2025-П-12/31-2-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 июля 2025 года) 169
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 27 июня 2025 года № 2025-П-09/31-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 июля 2025 года) 177
6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О предоставлении кредита Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики» от 15 августа 2018 года № 2018-П-09\33-1-(НПА)» от 27 июня 2025 года № 2025-П-09/31-4-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 июля 2025 года) 182
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению

удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3» от 9 июля 2025 года № 2025-П-14/33-2-(ПС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 14 июля 2025 года).....185

8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 июля 2025 года № 2025-П-09/34-1-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 15 июля 2025 года)188
9. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О реализации распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 марта 2025 года № 171-р» от 4 апреля 2025 года № 2025-П-12/14-1-(БС)» от 14 июля 2025 года № 2025-П-12/34-2-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 15 июля 2025 года)190
10. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года №2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)» от 23 июля 2025 года № 2025-П-12/35-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 25 июля 2025 года)192
11. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 28 июля 2025 года № 2025-П-07/37-1-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 29 июля 2025 года).....194
12. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Минимальных требований по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)» от 30 июля 2025 года № 2025-П-15/38-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 августа 2025 года)195

13. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам торгового финансирования» от 30 июля 2025 года № 2025-П-12/38-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 31 июля 2025 года).....198
14. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2025 года № 2025-П-07/42-2-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 26 августа 2025 года).....270

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 18-июнундагы
№ 2025-П-12/28-1-(НПА)
Токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (тиркелет):

– 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө;

– 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»;

– 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

– 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

– 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

– 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар» жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»;

– 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;

– 2024-жылдын 28-февралындагы № 2024-П-12/8-3-(НПА) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана банк эмес финансы-кредит уюмдарын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактардын бирикмесин, «Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, «Кепилдик фонд» ААКты тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде аны менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын жана Юридика башкармалыгын тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 18-июнундагы
№ 2025-П-12/28-1-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге чегерүүлөр жөнүндөгү” жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогорудагы токтом менен бекитилген “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобонун:

1) 4.1-пунктунун 4.1.1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы он жетинчи абзац менен толукталсын:

«Эгерде кредиттер ушул Жобонун 4.2.1 жана 4.2.2-пунктчаларында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келсе, ошондой эле алап Standard & Poor's эл аралык рейтинг агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге, же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service рейтингдик агенттиктернин бири тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 3-пунктунда белгиленген критерийлерге ылайык келген башка рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ эл аралык финансылык уюмдардын, банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын гарантиялары менен камсыздалган болсо, банктар аларды “нормалдуу активдер” катары классификациялай алат.»

2) 4.2-пункттун 4.2.3-пунктчасынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Эгерде карыз алуучунун чет өлкө валютасындагы кирешелеринин үлүшү (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары), ушул Жобонун 4.2.7-пунктчасынын талаптарына ылайык келген кредиттерди кошпогондо, анын чогуу алгандагы кирешесинин жалпы көлөмүнүн 75 пайызынан көбүрөөгүн түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кредитти 5 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен эң аз дегенде "байкоо алдындагы актив" катары классификациялоого тийиш.»

3) пункт 4.2 төмөнкү мазмундагы 4.2.6-пунктча менен толукталсын:

«4.2.6. Эгерде кредиттер ушул пункттун 4.2.1 жана 4.2.2-пунктчалардын талаптарына ылайык келсе, банк аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган программалар алкагында берилген кредиттер боюнча 1% өлчөмүндө РППУ түзүүгө укуктуу.

Ал эми программада максаты, шарттарын көрсөтүү менен финансылык колдоо (максималдуу суммасы, чени, мөөнөтү, камсыздоо түрү ж.б.), финансылык эмес колдоо (эгерде бар болсо), тандоо критерийлери, программаны ишке ашыруу жана башкаруу механизмдери, натыйжалуулук көрсөткүчтөрү жана күтүлүүчү натыйжалар каралууга тийиш.

Бул ченем күчүнө киргенден кийин, бардык кредиттер, анын ичинде бир кредиттик линиянын алкагында берилген бардык транштар жана ушул ченем күчүнө киргенге чейин берилген бардык кредиттер жогоруда көрсөтүлгөн талапка ылайык классификацияланышы зарыл.

4) пункт 4.2. төмөнкү мазмундагы 4.2.7-пунктча менен толукталсын:

«4.2.7. Эгерде кредит ушул пункттун 4.2.1. жана 4.2.2-пунктчалардын талаптарына ылайык келсе жана Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ жана/же өлкөнүн экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүүчү максаттар үчүн юридикалык жактарга берилген учурда, Банк киреше түзүмүнө карабастан, чет өлкө валютасындагы ири кредит боюнча 2% өлчөмүндө РППУ түзө алат.

Ушул Жобонун максаттары үчүн ири кредит катары, кеминде 100 млн сом өлчөмүндө (кредит берилген күнгө карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча чет өлкө валютасындагы эквиваленти) берилген кредит аныкталат.

Эгерде мындай кредит боюнча 4.3-пункттун 4.3.1. жана 4.3.2-пунктчаларында көрсөтүлгөн белгилүү бир терс тенденциялар байкалса, анда банк бул кредитке кеминде "субстандарттык" деген классификация берип, 15 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүүгө тийиш.

Ушул пункт күчүнө киргенден кийин, эгерде карыз алуучунун же байланыштуу карыз алуучулар тобунун башка категория боюнча классификацияланган (классификацияланган активдерди кошпогондо) колдонуудагы кредити болсо, анда ушул пункттун талаптарына ылайык келген, жаңыдан берилген кредит боюнча классификациялоо категориясы жана ушул пунктка ылайык РППУнун өлчөмү колдонулушу мүмкүн.»

5) 4.3-пункту төмөнкү мазмундагы 4.3.3-пунктча менен толукталсын:

«Эгерде карыз алуучунун чет өлкө валютасындагы кирешелеринин үлүшү (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары), ушул Жобонун 4.2-пунктунун 4.2.7-пунктчасынын талаптарына ылайык келген кредиттерди кошпогондо, анын чогуу алгандагы кирешесинин жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан 75 пайызына чейинкисин түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кредитти 10 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен эң аз дегенде "байкоо алдындагы актив" катары классификациялоого тийиш.».

6) төмөнкү мазмундагы 4.3.-пункту 4.3.4-пунктча менен толукталсын:

«4.3.4. Эгерде карыз алуучунун чет өлкө валютасындагы кирешелеринин үлүшү (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары), ушул Жобонун 4.2-пунктунун 4.2.7-пунктчасынын талаптарына ылайык келген кредиттерди кошпогондо, анын чогуу алгандагы кирешесинин жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан азыраагын түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кредитти 15 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен эң аз дегенде "субстандарттык" катары классификациялоого тийиш.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 "Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 1-4-пункт менен толукталсын:

«1.4. Аялдар ишкердиги – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү ишкердик иш.».

2) 3.2-пункттун 3.2.1-пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«– кредиттөө максаттарына жана башка шарттарга жараша кредиттердин, анын ичинде аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган кредиттердин түрлөрү».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобонун:

1) 21-пункту төмөнкү мазмундагы он жетинчи абзац менен толукталсын:

«Эгерде активдер ушул Жобонун 22-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келсе, ошондой эле эгерде алар Standard & Poor's эл аралык рейтинг агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге, же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service рейтингдик агенттиктернин бири тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 3-пунктунда белгиленген критерийлерге ылайык келген башка рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ эл аралык финансылык уюмдардын, банктардын жана башка финансы-кредит

уюмдарынын гарантиялары менен камсыздалган болсо, банктар аларды “нормалдуу активдер” катары классификациялай алат.».

2) 22-1-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«22-1. Эгерде кардардын чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешелеринин (түшкөн акчанын) үлүшү, ушул Жобонун 22-5-пунктунун талаптарына ылайык келген активдерди кошпогондо, анын чогуу алгандагы кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүнүн 75 пайызынан көбүрөөгүн түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) активди 5 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен, кеминде «байкоо алдындагы актив» катары классификациялоого тийиш.».

3) төмөнкү мазмундагы 22-4-пункт менен толукталсын:

«22-4. Эгерде активдер ушул Жобонун 22-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келсе, банк аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган программалар алкагында берилген, кредиттик тобокелдикти камтыган активдер боюнча 1% өлчөмүндө РППУ түзүүгө укуктуу.

Ал эми программада максаты, шарттарын көрсөтүү менен финансылык колдоо (максималдуу суммасы, чени, мөөнөтү, камсыздоо түрү ж.б.), финансылык эмес колдоо (эгерде бар болсо), тандоо критерийлери, программаны ишке ашыруу жана башкаруу механизмдери, натыйжалуулук көрсөткүчтөрү жана күтүлүүчү натыйжалар каралууга тийиш.

Бул ченем күчүнө киргенден кийин, кредиттик тобокелдикти камтыган бардык активдер, анын ичинде бир каржылоо линиясынын алкагында берилген бардык транштар, ушул ченем күчүнө киргенге чейин берилген бардык активдер жогоруда көрсөтүлгөн талапка ылайык классификацияланышы зарыл.».

4) төмөнкү мазмундагы 22-5-пункт менен толукталсын:

«22-5. Эгерде бул актив ушул Жобонун 22-пунктунун талаптарына ылайык келсе жана Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ жана/же өлкөнүн экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүүчү максаттар үчүн юридикалык жактарга берилген учурда, банк киреше түзүмүнө карабастан, кредиттик тобокелдикти камтыган чет өлкө валютасында ири актив боюнча 2% өлчөмүндө РППУ түзө алат.

Ушул Жобонун максаттары үчүн кредиттик тобокелдикти камтыган ири актив катары, кеминде 100 млн сом өлчөмүндө (кредит берилген күнгө карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча чет өлкө валютасындагы эквиваленти) берилген актив аныкталат.

Эгерде мындай актив боюнча ушул Жобонун 23-пунктта көрсөтүлгөн белгилүү бир терс тенденциялар байкалса, анда банк бул активди жок дегенде "субстандарттык" катары классификациялап, 15 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүүгө тийиш.

Ушул пункт күчүнө киргенден кийин, эгерде кардардын же байланыштуу кардарлар тобунун башка категория боюнча классификацияланган (классификацияланган активдерди кошпогондо) колдонуудагы активи болсо, анда ушул пункттун талаптарына ылайык келген, жаңыдан берилген актив боюнча ушул пунктка ылайык классификациялоо категориясы жана РППУнун өлчөмү колдонулушу мүмкүн.».

5) 23-1-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«23-1. Эгерде кардардын чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешелеринин (түшкөн акчанын) үлүшү, ушул Жобонун 22-5-пунктунун талаптарына ылайык келген активдерди кошпогондо, анын чогуу алгандагы кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан 75 пайызына чейинкисин түзсө (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары), банк 10 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен, кредиттик тобокелдикти камтыган чет өлкө валютасындагы активди кеминде «байкоо алдындагы актив» катары классификациялоого тийиш.».

6) 23-2-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«23-2. Эгерде кардардын чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешелеринин (түшкөн акчанын) үлүшү, ушул Жобонун 22-5-пунктунун талаптарына ылайык келген активдерди кошпогондо, анын чогуу алгандагы кирешесинин (түшкөн акчанын) жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан азыраагын түзсө (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары), банк 15 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен, кредиттик тобокелдикти камтыган чет өлкө валютасындагы активди кеминде «субстандарттык» катары классификациялоого тийиш.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

1) 24-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү мазмундагы «е» пунктчасы менен толукталсын:

«е) Standard & Poor's эл аралык рейтинг агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге, же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service рейтингдик агенттиктернин бири тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 3-пунктунда белгиленген критерийлерге ылайык келген башка рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ эл аралык финансылык уюмдардын гарантиялары менен камсыздалган активдер».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 3-4-пункт менен толукталсын:

«3-4. Аялдар ишкердиги – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү ишкердик иш.»;

2) 8.1-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«- кредиттөө максаттарына жана башка шарттарга жараша кредиттердин, анын ичинде аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган кредиттердин түрлөрү».

3) 61-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«61. Бланктык кредиттерди берүү кеңири тараган тажрыйба болбоого тийиш. Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү банктын таза суммардык капиталынын өлчөмүнүн 50% ашпоого тийиш (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар үчүн – өздүк капиталдын 50%нан ашпоого тийиш). Бланктык кредиттерди берүүдө банкта карыз алуучунун сапаттуу финансылык отчётун пайдалануу мүмкүнчүлүгү жана бланктык кредит берилгенге чейинки узак (кеминде эки жыл, узактыгы кеминде 12 ай болууга тийиш болгон 300 000 сомдон ашпаган кредиттерди кошпогондо) убакыт ичинде карыз алуучу менен иштөө боюнча кредиттик таржымал болууга тийиш.

Эскертүү: бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнө Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА) токтому күчүнө кирген датага чейин берилген жана Улуттук банк Башкармасынын ушул токтомунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеген, күрөө менен камсыздалбаган бардык кредиттер да камтылууга тийиш.

– Мында жеке адамдарга жана юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкерлерге берилген, алар боюнча карыздын жалпы калдыгы 500 000 сомдон ашпаган кредиттер, төмөнкү шарттар сакталган учурда, бланктык кредиттерден тышкары болуп саналат:

– керектөө кредиттери үчүн: кредиттин суммасы 300 000 сомдон аз же ага барабар, мөөнөтү 36 айдан ашпаган, аннуитеттик төлөө графиги;

– ишкердик ишке кредиттер үчүн: кредиттин суммасы 500 000 сомдон аз же ага барабар, мөөнөтү 48 айдан ашпаган, аннуитеттик төлөө графиги.

Жогоруда белгиленген өзгөчөлүк төмөнкү шарттардын бири сакталган шартта, кредиттерге колдонулат:

- кредит боюнча пайыздык чен ай сайын Улуттук банктын расмий сайтында жарыялануучу керектөө кредиттери боюнча орточо алынган пайыздык чендин маанисинен ашпоого тийиш (бир мезгилдин акырына карата).

- кредит билим берүү, саламаттыкты сактоо, турак жайды оңдоо, узак колдонулуучу (турмуш-тиричилик техникасы, эмерек, электроника) товарларды сатып алуу же жеке көмөкчү чарбаны өнүктүрүү чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөргө төлөө максаттарына берилет, ал эми акча каражаттары банк тарабынан тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу же карыз алуучунун товарларды сатып алуу же кызматтарды алуу үчүн берилген документтеринин негизинде, товарларды сатуучу уюмдун/жеке ишкерлердин банктык эсебине нактамай эмес түрдө которулат. Мында Банк төмөнкүлөргө милдеттүү: 1) келишимди верификациялоого, анын ичинде уюмдун/жеке ишкердин лицензиясынын/каттоосунун болушун жана келишим предметинин кредиттин көрсөтүлгөн максатына ылайык келишин текшерүү (эгерде келишим болсо); 2) уюмдан/жеке ишкерден акча каражаттарын алгандыгы жана иш жүзүндө кызмат көрсөтүүлөр сунушталгандыгы/товарлар жөнөтүлгөндүгү жөнүндө тастыктаманы алууга;

- кредит жеке ишкерлерге же ишкердик ишти баштоону пландаштырган жеке адамдарга берилет. Карыз алуучу банкка долбоордун максатка ылайыктуулугун жана финансылык негиздүүлүгүн тастыктаган документтерди берүүгө милдеттүү. Банк берилген документтерди талдоого жана кредиттөөгө байланышкан тобокелдиктерге баа берүүгө милдеттүү.

- тандалган шартка карабастан, банк карыз алуучунун таза кирешесин эсептөө үчүн тиешелүү методологияны иштеп чыгууга жана колдонууга милдеттүү. Мындан тышкары, жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келген кредиттердин суммасы карыз алуучунун жылдык таза кирешесинен (карыз алуучунун чыгашаларын эске алуу менен) ашпоого тийиш.

Өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган бланктык активдердин эсебине кирбеген кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү таза суммардык капиталдын 25 пайызынан ашпоого тийиш (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барган

микрофинансылык компаниялар үчүн – өздүк капиталдын 25 пайызынан ашпоого тийиш).

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 3-4-пункт менен толукталсын:

«3-4. Аялдар ишкердиги – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү ишкердик иш.

2) 9-пункттун 1-пунктчасынын үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«– каржылоонун максаттарына жана башка шарттарга, анын ичинде аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган каржылоого жараша кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин түрлөрү;”.

3) 63-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«63. Эмгек акы долбоорлорунун алкагында төлөм карталары боюнча овердрафттарды эске албаганда, алар боюнча камсыздоо болуп кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк, гарантиялар же кепилдиктер жана активдерди классификациялоодо камсыздоо катары каралган башка инструменттер саналбаган, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдер бланктык катары эсептелип, анын аброюнун жана киреше деңгээлин баалоонун негизинде төлөөгө жөндөмдүү кардарга/өнөктөшкө гана (резидентке гана) берилет. Өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган бланктык активдерди берүү кеңири жайылтылган тажрыйба болбоого тийиш. Бланктык активдер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү банктын таза суммардык капиталынын өлчөмүнүн 50% ашпоого тийиш (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар үчүн – өздүк капиталынын 50%нан ашпаган өлчөмдө). Өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган бланктык активдерди берүүдө банк өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган бланктык

активдерди берүүгө чейинки узак убакыт ичинде (кеминде 12 ай колдонулган, 300 000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү активдерди эске албаганда, кеминде эки жыл) кардардын сапаттуу финансылык отчетунан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жана кардар менен иштөө боюнча кредиттик таржымалы болууга тийиш.

Эскертүү: бланктык активдер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнө Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА) токтому күчүнө кирген датага чейин берилген жана Улуттук банк Башкармасынын ушул токтомунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеген, күрөө менен камсыздалбаган бардык активдер камтылууга тийиш.

Мында жеке адамдарга жана юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкерлерге берилген, алар боюнча карыздын жалпы калдыгы 500 000 сомдон ашпаган, кредиттик тобокелдикти камтыган активдер, төмөнкү шарттар сакталган учурда, бланктык активдерден тышкары болуп саналат:

- керектөө каржылоосу үчүн: активдин суммасы 300 000 сомдон кем же ага барабар, мөөнөтү 36 айдан ашпаган, аннуитеттик төлөө графиги;

- ишкердик иш боюнча активдер үчүн: активдин суммасы 500 000 сомдон кем же ага барабар, мөөнөтү 48 айдан ашпаган, аннуитеттик төлөө графиги.

Жогоруда белгиленген өзгөчөлүк, төмөнкү шарттардын бири сакталган шартта, активдерге карата колдонулат:

- кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча үстөк баа/ киреше Улуттук банктын расмий интернет сайтында ай сайын жарыялануучу керектөө каржылоосу боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендин (бир мезгилдин акырына карата) маанисинен ашпоого тийиш.

- Каржылоо билим берүү, саламаттыкты сактоо, турак жайды оңдоо, узак мөөнөттүү пайдалануудагы товарларды (тиричилик техникасы, эмерек, электроника) сатып алуу же жеке көмөкчү чарбаны өнүктүрүү чөйрөсүндөгү кызматтарды төлөөгө байланыштуу максаттар үчүн берилет, ал эми акча каражаттары банк тарабынан накталай эмес түрдө тиешелүү кызматтарды көрсөткөн же товарларды саткан уюмдардын/жеке ишкердин банктык

эсебине кардар тарабынан товарларды сатып алууга же кызматтарды алууга берилген документтердин негизинде которулат. Мында банк төмөнкүлөргө милдеттүү: 1) уюмдун лицензиясынын/каттоосунун бар экендигин жана келишим предметинин билдирилген каржылоо максатына ылайык келишин текшерүүнү кошо алганда, келишимди верификациялоого (келишим бар болсо); 2) уюмдан каражаттарды алгандыгы жана иш жүзүндө кызмат көрсөтүүлөр сунушталгандыгы/товарлар жөнөтүлгөндүгү жөнүндө тастыктама алууга;

– актив жеке ишкерлерге же ишкердик ишин пландаштырган жеке адамдарга берилет. Кардар банкка долбоордун максатка ылайыктуулугун жана финансылык жактан негиздүүлүгүн тастыктаган документтерди берүүгө милдеттүү. Банк берилген документтерди талдоого жана каржылоого байланыштуу тобокелдиктерге баа берүүгө милдеттүү.

Тандалган шартка карабастан, банк карыз алуучунун таза кирешесин эсептөө үчүн тиешелүү методологияны иштеп чыгууга жана колдонууга милдеттүү. Мында жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келген кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин суммасы кардардын жылдык таза кирешесинен (кардардын чыгашаларын эске алуу менен) ашпоого тийиш.

Өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган бланктык активдердин эсебине кирбеген активдер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү таза суммардык капиталдын 25 пайызынан ашпоого тийиш (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар үчүн – өздүк капиталдын 25 пайызынан ашпоого тийиш).

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 “Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобонун:

1) 5-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«– Аялдар ишкердиги – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү ишкердик иш.»;

2) 13-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«– кредиттөө максаттарына жана башка шарттарга жараша кредиттердин, анын ичинде аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган кредиттердин түрлөрү. Ошол эле учурда типтүү кредиттик продукттар жана алар боюнча келишимдер унификацияланууга тийиш.»

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар” жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 10-1-пункт менен толукталсын:

«10-1 Аялдар ишкердиги – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү ишкердик иш.”

2) 18-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«– каржылоонун максаттарына жана башка шарттарга жараша кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин түрлөрү, анын ичинде аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган активдер.”

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобо:

1) төмөнкү мазмундагы 35-1-пункт менен толукталсын:

«35-1. Эгерде кредиттер 33-пункттун талаптарына ылайык келсе, БФКУ аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө багытталган программалардын алкагында берилген кредиттер боюнча 1% өлчөмүндө РППУ түзүүгө укуктуу.

Ал эми программада максаты, шарттарын көрсөтүү менен финансылык колдоо (максималдуу суммасы, чени, мөөнөтү, камсыздоо түрү ж.б.), финансылык эмес колдоо (эгерде бар болсо), тандоо критерийлери, программаны ишке ашыруу жана башкаруу механизмдери, натыйжалуулук көрсөткүчтөрү жана күтүлүүчү натыйжалар каралууга тийиш.

Бул ченем күчүнө киргенден кийин бардык кредиттер, анын ичинде кредиттик линия боюнча берилген бардык транштар, ушул ченем күчүнө киргенге чейин берилген бардык кредиттер жогоруда көрсөтүлгөн талапка ылайык классификацияланышы зарыл.».

2) 54-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Банк эмес финансы-кредит уюму "канааттандыраарлык" активдер боюнча 2 пайыз өлчөмдө РППУ түзүүгө тийиш, мында жобонун 35 жана 35-1-пункттарда көрсөтүлгөн көрсөтүлгөн 1 пайыз өлчөмдө РППУ түзүлүүгө тийиш болгон активдер эске алынбайт.».

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

1) 25-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү мазмундагы «е» пунктчасы менен толукталсын:

«е) Standard & Poor's эл аралык рейтинг агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге, же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service рейтингдик агенттиктернин бири тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын

14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 3-пунктунда белгиленген критерийлерге ылайык келген башка рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ эл аралык финансылык уюмдардын гарантиялары менен камсыздалган активдер же алардын бөлүгү.

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 28-февралындагы № 2024-П-12/8-3-(НПА) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: жогорудагы токтом менен бекитилген Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелеринин:

1) 3-пункту төмөнкү мазмундагы 7-пунктча менен толукталсын:

«7) Аялдар ишкердиги – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү ишкердик иш.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 18-июнундагы
№ 2025-П-09/28-2-(БС)
Токтому

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 18-мартындагы №2022-П-09/16-1-(БС)
«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын,
алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана
микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен
операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип
жөнүндө» токтомунун аракетин токтотуп туруу тууралуу**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-мартындагы №2022-П-09/16-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө» токтомунун аракети 2025-жылдын 15-сентябрына чейин токтотулсун.

2. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

– бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы жана Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, чет өлкө валютасын сатууга жана сатып алууга укуктуу микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларын, алмашуу бюролорун, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигин тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо банктык көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-12/31-1-(НПА)
Токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

– 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо тууралуу»;

– 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 2019-П-33/55-2-(НФКУ) «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө»;

– 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык

жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2024-жылдын 28-февралындагы № 2024-П-12/8-3-(НПА) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде аны менен «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, кредиттик бюролорду, кепилдик фонддорду, төлөм системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын, «KG төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана алмашуу бюролорду тааныштырсин.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-12/31-1-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына
өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун:

– преамбуласынын үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Улуттук банк Башкармасынын сотко кайрылуу аркылуу чечилүүчү чечимдерин жана «Маалымат алуу укугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте каралуучу чечимдерин кошпогондо, Улуттук банктын бардык чечимдерине карата сотко чейин даттанууга жол берилет.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун:

- 72-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«72. Улуттук банктын чечимдерине сотко чейин даттануу милдеттүү болуп саналат. Улуттук банк Башкармасынын сотко кайрылуу аркылуу чечилүүчү чечимдерин жана «Маалымат алуу укугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте каралуучу чечимдерин кошпогондо, Улуттук банктын бардык чечимдерине карата сотко чейин даттанууга жол берилет.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 2019-П-33/55-2-(НФКУ) «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин:

- 104-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«104. Улуттук банктын чечимдерине сотко чейин даттануу милдеттүү болуп саналат. Улуттук банк Башкармасынын сотко кайрылуу аркылуу чечилүүчү чечимдерин жана «Маалымат алуу укугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте каралуучу чечимдерин кошпогондо, Улуттук банктын бардык чечимдерине карата сотко чейинки даттанууга жол берилет.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун:

- 110-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«110. Улуттук банктын чечимдерине сотко чейин даттануу милдеттүү болуп саналат. Улуттук банк Башкармасынын сотко кайрылуу аркылуу чечилүүчү чечимдерин жана «Маалымат алуу укугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте каралуучу чечимдерин кошпогондо, Улуттук банктын бардык чечимдерине карата сотко чейинки даттанууга жол берилет.».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 28-февралындагы № 2024-П-12/8-3-(НПА) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелеринин:

1) 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Кепилдик фонддор өз ишин каржылоо келишимдери боюнча кардарлардын милдеттенмелери боюнча кепилдик берүү аркылуу, ошондой эле финансы-кредит уюмдары/эл аралык финансылык уюмдары менен макулдашуулардын алкагында жүзөгө ашырат. Мында каржылоо деп финансы-кредит уюму/эл аралык финансы уюму тарабынан кредит берүү, ислам принциптерине ылайык каржылоо же алардын ордуна берилүүчү банктык кепилдик, лизинг, сооданы каржылоо же факторингди каржылоолорду түшүнүү зарыл.»;

2) 3-пунктунун:

– 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) Кардар – жеке эмгектенген же ишкердик менен алектенген, финансы-кредит уюмдан/эл аралык финансылык уюмдан коммерциялык каржылоо, бюджеттик кредиттөө алган юридикалык жак же жеке адам, же болбосо анын бир бөлүгү кепилдик менен камсыз кылынган ипотекалык каржылоо же мамлекеттик программанын/долбоордун алкагында каржылоо алган жеке адам – Кыргыз Республикасынын жараны.»;

– 2-пунктчада «финансы-кредит уюму» деген сөздөрдөн кийин «/эл аралык финансылык уюмдун» деген сөздөр менен толукталсын;

– 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«3) Кепилдик иш – кардарлардын каржылоодон пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзүүчү жана кепилдик берүү

аркылуу финансы-кредит уюмдардын/эл аралык финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктеринин бөлүгүн төмөндөтүүгө багытталган иш.»;

- 6-пунктчадагы «финансы-кредит уюму» деген сөздөрдөн кийин «/эл аралык финансылык уюму» деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкү мазмундагы 7 жана 8-пунктчалар менен толукталсын:

«7) **Финансы-кредит уюмдар** – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдар, ошондой эле кепилдик фонд менен кызматташуу жөнүндө макулдашуу түзгөн «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААК жана бюджеттик кредиттөө жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган.

8) **Эл аралык финансылык уюмдар** – мамлекеттер аралык (эл аралык) макулдашуулардын негизинде түзүлүүчү, Кыргыз Республикасында каржылоону жүзөгө ашыруучу жана кепилдик фонд менен кызматташуу жөнүндө макулдашуу түзгөн уюмдар.»;

3) 5-пунктунун:

- биринчи абзацындагы «финансы-кредит уюму» деген сөздөрдөн кийин «/эл аралык финансылык уюму» сөздөр менен толукталсын;

- экинчи абзацындагы «финансы-кредит уюмдары» деген сөздөрдөн кийин «/эл аралык финансылык уюму» сөздөр менен толукталсын;

4) 7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«7. Кепилдик инструменттер кардардын финансы-кредит уюму/эл аралык финансылык уюм алдында милдеттенмелеринин бир бөлүгүнө кепилдик берүү саясатына ылайык берилет.»;

5) 15-пунктун:

- тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«– бир карыз алуучунун финансылык оор абалы башка жактарда да кепилдик менен камсыздалган каржылоо келишимдери боюнча төлөөдө проблемалардын келип чыгышын шартташы ыктымал.»;

- он биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«– каржылоо юридикалык жакка да жана ошол юридикалык жактын катышуучусуна/уюштуруучусуна берилген болсо;»;

– он төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«– карыз алуучулар каржылоону жалпы ишканада же жалпы иште катышуу үчүн же экөө тең ошол эле бир экинчилик төлөө (камсыздоо) булагын пайдаланган жагдайды кошо алганда, ошол эле бир булак каржылоону төлөө пайдаланылса;»;

6) 19-пунктундагы «финансы-кредиттик уюмунун» деген сөздөрдөн кийин «/эл аралык финансылык уюмунун» деген сөздөр менен толукталсын;

7) 26-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«26. Кепилдик фонддор кайра каржылоого кепилдиктер боюнча лимитти так сактоого тийиш. Кайра каржылоо кредиттери/ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча берилген кепилдиктердин жалпы суммасы кепилдик фондунун өздүк капиталынын 10 пайызынан ашпоого тийиш. Кайра каржылоо кредити/ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кепилдиктер берилгенден кийин 180 күндүн ичинде алар боюнча мөөнөтү өткөн төлөмдөр жок болсо кепилдиктер бул ченемден алынып салынышы мүмкүн.»;

8) 27-пунктундагы «Финансы-кредит уюму» деген сөздөн кийин «/эл аралык финансылык уюму» деген сөздөр менен толукталсын, «финансы-кредит уюмуна» деген сөздөрдөн кийин «/эл аралык финансылык уюмуна» деген сөздөр менен толукталсын;

9) 31-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«31. Кардар кепилдик менен камсыздалган милдеттенмени аткарбаган же талапка ылайык аткарбаган учурда кепилдик фонддун жоопкерчилиги кепилдик берүү саясатында, финансы-кредит уюмдар/эл аралык финансылык уюмдар менен кызматташуу жөнүндө макулдашууда жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат.»;

10) 32-пункттун экинчи сүйлөмү алып салынсын;

11) 33, 34, 35 жана 36-пункттардагы «ФКУ» аббревиатурасынан кийин «эл аралык финансылык уюму» деген сөздөр менен толукталсын;

12) 72-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«72. Улуттук банктын чечимдерине сотко чейин даттануу милдеттүү болуп саналат. Улуттук банк Башкармасынын сотко кайрылуу аркылуу чечилүүчү чечимдерин жана «Маалымат алуу укугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте каралуучу чечимдерин кошпогондо, Улуттук банктын бардык чечимдерине карата сотко чейин даттанууга жол берилет.».

13) 1-тиркеменин:

– 9-сабында:

3.А6 жана 3.А6-1-бөлүмдөрүнүн аталышындагы «кредиттер» деген сөздөр «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

3. А.7 жана 3.А.7-1-бөлүмдөрүнүн аталышындагы «кредиттер» деген сөздөр «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

– 10-сабында «ФКУ» аббревиатураларынан кийин «/ЭФУ» аббревиатуралары менен толукталсын;

14) 2-тиркеменин:

– 4 жана 18-тилкелердеги «ФКУ» аббревиатураларынан кийин «/ЭФУ» аббревиату-

ралары менен толукталсын;

– 4 жана 18-тилкелердеги «ФКО» аббревиатураларынан кийин «/МФО» аббревиату-ралары менен толукталсын;

– 5 жана 31-тилкелердеги «кредиттик», «кредит» деген сөздөр «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

– 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20-тилкелердеги «кредиттин» деген сөз «каржылоонун» деген сөзгө алмаштырылсын;

– 5-тилкедеги «Кредиттик линия» деген сөздөр «Каржылоо линиясы» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 31-тилкелердеги «кредиттин» жана «кредитке» деген сөздөр тиешелеүү жөндөмөдөгү «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

– 11-тилкенин аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Каржылоо боюнча номиналдык пайыздык чен (үстөк баа/киреше, % түрүндө)/Номинальная процентная ставка (наценка/доход, в %) по финансированию»;

15) 3-тиркеменин:

- 3.A1, 3.A1-1, 3.A2-бөлүмдөрүндөгү:

«кредиттердин» деген сөз «каржылоонун» дегенге алмаштырылсын;

«алар боюнча кредиттер» деген сөздөр «алар боюнча каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

«кредиттер» деген сөз «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

«алар боюнча колдонуудагы кредиттер (отчёттук күнгө карата),» деген сөздөр «алар боюнча колдонуудагы каржылоо (отчёттук күнгө карата),» дегенге алмаштырылсын;

- 3.A6 жана 3.A6-1-бөлүмдөрүндө «кредиттер» деген сөздөр «каржылоо» дегенге алмаштырылсын, «алар боюнча кредиттер» деген сөздөр «алар боюнча каржылоо» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 3.A7 жана 3.A7-1-бөлүмдөрүндө «кредиттер» деген сөздөр «каржылоо» дегенге алмаштырылсын, «алар боюнча колдонуудагы кредиттер (отчёттук күнгө карата),» деген сөздөр «алар боюнча колдонуудагы каржылоо (отчёттук күнгө карата),» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 4, 4.A1, 4.A2, 4.B1, 4.B2, 4.B1, 4.B2, 4.Г1, 4.Г2, 10, 14 жана 15-бөлүмдөрүндө:

- «ФКУ» аббревиатураларынан кийин «/ЭФУ» аббревиатуралары менен толукталсын;

- «ФКУнун» аббревиатураларынан кийин «/ЭФУнун» аббревиатуралары менен толукталсын;

- «ФКО» аббревиатураларынан кийин «/МФО» аббревиатуралары менен толукталсын;

- «кредиттер», «кредиттери», «кредит» деген сөздөр «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

- «кредиттин» деген сөздөр «каржылоонун» дегенге алмаштырылсын;

- «Кепилдик менен камсыздалган, берилген кредиттер» деген сөздөр «камсыздалган каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

- «кредит» деген сөз «каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

– «камсыздалган кредит» деген сөздөр «камсыздалган каржылоо» дегенге алмаштырылсын;

– «ФКУ-өнөктөштөрдүн кепилдик менен камсыздалган колдонуудагы кредиттери (отчёттук күнгө карата)» деген сөздөр «ФКУ/МФУ-өнөктөштөрдүн кепилдик менен камсыздалган колдонуудагы каржылоосу (отчёттук күнгө карата)» дегенге алмаштырылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-12/31-2-(НПА)
Токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу»;

– 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»;

– 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;

– 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык көзөмөл башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-12/31-2-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелеринин:

– 1.3-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Ушул Эрежелердин алкагында берилген Улуттук банктын уруксатын колдонуу мөөнөтү уруксат берилген күндөн тартып 6 айдан ашпайт.»;

– 1.5.-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«1.5. Ар бир банк эмес уюмга, анын ичинде туунду же караштуу компанияны түзүүдө жана/же сатып алууда кандай болбосун финансылык салымдарды жана кредиттерди кошо алганда, кайсы болбосун инвестициялардын өлчөмү банктын өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын жыйырма пайызынан азыраакты түзүүгө тийиш. Мында, инвестициялардын жалпы өлчөмү банктын өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын алтымыш пайызынан ашпоого тийиш. Ушул Эрежелердин максаттарында банктын өздүк (жөнгө салуучу) капиталы катары Биринчи деңгээлдеги капиталды түшүнүү зарыл, ал Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык эсептелинет.»;

- төмөнкү мазмундагы 1.5-1.-пункт менен толукталсын:

«1.5-1. Банк төмөнкү учурларда Улуттук банктан кат жүзүндө уруксат алууга тийиш:

- банктын инвестициялоо өлчөмү банктын өздүк капиталынын өлчөмүнөн 5% көбөйткөн туунду же караштуу компанияга ар бир кийинки инвестиция салууда;

- анын натыйжасында ал банктын туунду компаниясы катары аныкталган караштуу компаниянын капиталындагы үлүштү көбөйтүүдө.»;

- 2.1.-пункт төмөнкү мазмундагы 17-пунктча менен толукталсын:

«17) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электр байланышы жана маалыматтарды берүү жаатындагы ишмердүүлүк (телекоммуникация операторунун ишмердүүлүгү).»;

- төмөнкү мазмундагы 2.1-2.-пункт менен толукталсын:

«2.1-2. Банктын туунду же караштуу компаниялары ушул эрежелердин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн иштин түрлөрүн гана жүзөгө ашыра алат. Эгерде, Улуттук банк уруксат берген учурда жана бүтүмдү ишке ашыруу учурунда (анын натыйжасында туунду же караштуу компания пайда болсо), туунду же караштуу компания буга чейин 2.1-пунктта көрсөтүлбөгөн иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашырган болсо, бул талап 2.1-пункттун 17-пунктчасына тиешелүү компанияларга колдонулбайт. Мында, банктын туунду же караштуу компаниясы андан ары иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашырууга укугу жок.»;

- 2.2.-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«2.2. Банктын туунду компаниясынын туунду компаниясы ушул Эрежелердин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн иштин түрлөрүн гана жүзөгө ашыра алат. Эгерде, бүтүм ишке ашырылган учурда (анын натыйжасында банктын туунду компаниясында туунду компания пайда болсо), туунду компаниянын туунду компаниясы ушул Эрежелердин 2.1-пунктунда көрсөтүлбөгөн иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашырган болсо, бул талап 2.1-пункттун 17-пунктчасына тиешелүү туунду компаниялардын туунду компанияларына колдонулбайт. Мында, туунду компаниянын туунду компаниясы андан ары иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашырууга укугу жок.»;

- төмөнкү мазмундагы 3.1-1.-пункт менен толукталсын:

«3.1-1. Ушул Эрежелердин 2.1.-пунктунун 17-пунктчасында көрсөтүлгөн ишти жүзөгө ашыруучу туунду же караштуу компанияны түзүүдө жана/же сатып алууда, банк 3.1-пунктта каралган шарттарга кошумча төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш:

- банкта туунду/караштуу компаниянын масштабына жана иш өзгөчөлүгүнө ылайык келген тобокелдиктерди башкаруунун жана ички контролдоонун натыйжалуу системасынын болушу;

- банкта туунду/караштуу компанияны натыйжалуу башкаруу үчүн зарыл квалификациянын жана ресурстардын болушу.»;

- 3.4.-пунктунун:

3-пунктчасында «болгон тобокелдиктерине,» деген сөздөрдөн кийин «анын ичинде рыноктук, концентрациялануу, аброй жоготуу тобокелдиктерине» деген сөздөр менен толукталсын;

6-пунктчасында «жаткан компанияны» деген сөздөр «жаткан компаниянын бизнес-планын» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 11-пунктчасы төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«— Улуттук банктын консолидацияланган көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн тастыктаган туунду уюм жайгашкан өлкөнүн мыйзамдарын талдоо.»;

- төмөнкү мазмундагы 3.4-1.-пункт менен толукталсын:

«3.4-1. Ушул Эрежелердин 2.1-пунктунун 17-пунктчасында көрсөтүлгөн иштин түрү үчүн, банк Улуттук банкка кошумча төмөнкү документтерди берет:

- туунду/караштуу компаниянын финансылык туруктуулугун тастыктаган жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келген үч жылдан кем эмес мезгилге туунду/караштуу компаниянын финансылык болжолдоолору;

- банктын туунду/караштуу компанияны натыйжалуу башкаруу үчүн зарыл квалификациясы жана ресурстары бар экендигин тастыктоо;

- туунду/караштуу компанияны текшерүүнүн (due diligence) жыйынтыгы, текшерүүдө финансылык, укуктук жана аброй боюнча талдоо камтылган.»;

– 5.1.-пунктунун:

жетинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«– банк тарабынан ушул Эрежелердин 3.1. жана 3.1-1.-пункттарында көрсөтүлгөн талаптардын аткарылбашы.»;

төмөнкү мазмундагы сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

«– Улуттук банкка ченемдик укуктук актыларына ылайык консолидацияланган көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгү берилбесе;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, банкты потенциалдуу реструктуризациялоо мүмкүн болбосо.»;

– 8.1.-пунктундагы «ошондой эле, банктын туунду компаниялары» деген сөздөр «, ошондой эле банктын туунду же караштуу компаниялары» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоонун:

– 5-пунктунун 2,3,4-пунктчалары төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«2) банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга туура келген тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2 ченем) банктын өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын (мындан ары – өздүк капитал) 20% ашса;

3) банк менен байланыштуу башка банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4 ченеми) өздүк капиталдын 20% ашса;

4) банктын бардык аффилирленген жана/же байланыштуу жактарына сунушталган кредиттердин жана алардын ордун алмаштыруучулардын жалпы суммасы өздүк капиталдын 60% ашса;»;

– 7-пункту төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«Банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы №26/3 токтому менен бекитилген коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелеринин 2.1-пунктунун 17-пунктчасында көрсөтүлгөн кызматтарды көрсөтүүчү туунду же караштуу компанияларга, ошондой эле мындай компаниялардын байкоочу жана аткаруучу органдарынын мүчөлөрүнө кредиттерди, кредитти алмаштыруучуларды берүүгө же өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган кандай болбосун активдерди берүүгө укугу жок.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

– 21-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«3) башка консолидацияланбаган банктарга жана финансы-кредит уюмдарына, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (акция же капиталда үлүштүк катышуу түрүндө), анын ичинде туунду компанияларга инвестициялар. Эгерде банк бул уюмдарга Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталды же Экинчи деңгээлдеги капиталды инвестицияласа, анда бул инвестициялар тиешелүү капиталдан эсептен чыгарылууга тийиш;».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө

аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун:

– 6-пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«– банктардан тышкары, карыз алуучулар же байланыштуу карыз алуучулар тобу үчүн (K1.2) – 20%;

– банктар үчүн (K1.4) – 20%.»;

– 41-пунктунун биринчи абзацында «таза суммардык капиталынын» деген сөздөр «өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 42-пункттагы «15%» деген сан «20%» деген санга алмаштырылсын;

– 56-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзацы менен толукталсын:

«– инвестициялоо ишин жүргүзүүдө банк туунду/караштуу компанияларга инвестициялоого байланыштуу топтолуу тобокелдиктерин эске алууга, туунду/караштуу компаниялардын иш өзгөчөлүгүнө жана масштабына ылайык келген тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу жол-жоболорун иштеп чыгып, колдонууга киргизүүсү зарыл;»;

– 57-пунктунун «а» пунктчасы төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

«– туунду жана караштуу компанияларга;».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-09/31-3-(НПА)
Токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу.

– 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-09/24-6-(НПА) «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-09/1-2-(НФКУ) «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу.

2. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;
- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 3 (үч) жумуш күн ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, банк эмес финансы-кредиттик мекемелерди, микрофинансы уюмдарынын ассоциациясын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгын, Акча-кредит саясаты башкармалыгын жана Юридика башкармалыгын тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-09/31-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 41-пунктунун 2-пунктчасындагы «Улуттук банктын ноталары,» деген сөздөрдөн кийин «Moody's Investor Service (АКШ), Standard & Poors (АКШ), Fitch Ratings (Улуу Британия) рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган эң жогоркудан төмөн болбогон (ААА) жана эң жогоркудан кийинки категориядагы (АА+) узак мөөнөттүү кредитти төлөө жөндөмдүүлүгү рейтингине ылайык келген рейтингге ээ болгон шартта эл аралык финансы уюмдарынын Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган жана жайгаштырылган баалуу кагаздары» деген сөздөр менен толукталсын.

– 41-1-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакциясында баяндалсын:

«Кредиттер боюнча талаптар түрүндөгү күрөөнүн максималдуу көлөмүнө карата талаптар Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин сунушу боюнча Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат жана күрөөнүн жалпы көлөмүнө карата пайыз катары белгиленет».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө» жобонун:

– 5-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакциясында баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик баалуу кагаздары, Улуттук банктын ноталары жана Moody's Investor Service (АКШ), Standard & Poors (АКШ), Fitch Ratings (Улуу Британия) рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган эң жогоркудан төмөн болбогон (ААА) жана эң жогоркудан кийинки категориядагы (АА+) узак мөөнөттүү кредитти төлөө жөндөмдүүлүгү рейтингине ылайык келген рейтингте ээ болгон шартта эл аралык финансы уюмдарынын Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган жана жайгаштырылган баалуу кагаздары (мындан ары – баалуу кагаздар) күрөө предмети болуп саналат».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» жобонун:

– 6 пунктунда «өлчөмү жана мөөнөтү» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

– 9 пунктунда «параметрлерине жараша» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

– 18 пунктунун биринчи сүйлөмү «Кредиттик линия» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын

14-июнундагы № 2017-П-09\24-6-(НПА) «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобонун:

- 6 пунктунда «жөнүндө чечим» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

- 9 пунктунда «карата талаптар» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-09/1-2-(НФКУ) «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобонун:

- 6 пунктунда «жөнүндө чечим» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

- 9 пунктунда «карата талаптар» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 27-июнундагы
№ 2025-П-09/31-4-(НПА)
Токтому

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын 15-августундагы 2018-П-09\33-1-(НПА)
«Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча
агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 6, 9, 35 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы 2018-П-09\33-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө» жобонун:

– 5 пунктунда «жана көлөмү» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын;

– 6 пунктунда «(пайыздык туюндурууда)» деген сөздөрдөн кийин «Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин сунушу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын;

- төмөнкү мазмундагы 7-1-пункт менен толукталсын:

«7-1. Агенттикке кредит берүү жөнүндө арыз-өтүнүч Улуттук банк тарабынан ушул Жобонун 7-пунктунда көрсөтүлгөн жана Улуттук банктын талаптарына ылайык келген арыз-кайрылуу жана бардык документтер Улуттук банкка келип түшкөн күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө каралат.»;

- төмөнкү мазмундагы 13-1-пункт менен толукталсын:

«13-1. Улуттук банктын кредити боюнча күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган активдерге баа берүү Улуттук банктын ички документтерине ылайык жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары түрүндөгү күрөөлүк камсыздоонун наркы баалуу кагаздын номиналдык наркына жараша аныкталат.»;

- 14-пунктунда «тарабынан» деген сөздөрдөн кийин «кредит берүү жөнүндө чечим кабыл алынган күнгө карата колдонуудагы улуттук банктын эсептик ченинен төмөн эмес» деген сөздөр менен толукталсын.

2. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 3 (үч) жумуш күн ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигин тааныштырсин.

5. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Бухгалтердик

эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгын, Акча-кредит саясаты башкармалыгын жана Юридика башкармалыгын тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 9-июлундагы
№ 2025-П-14/33-2-(ПС)
токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Юридика башкармалыгы:

– 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом 2025-жылдын 1-августунан тартып күчүнө кирет.

4. Коммерциялык банктар, төлөм уюмдары, банк жана төлөм кызматтарын көрсөтүүчү башка юридикалык жактар ушул токтом

күчүнө кирген күндөн тартып 12 (он эки) айдын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мобилдик тиркемелерди ыңгайлаштырууга тийиш.

Мында киргизилип жаткан мобилдик тиркемелер, ошондой эле 2025-жылдын 1-августунан тартып сатылып алынуучу банкоматтар жана төлөм терминалдары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көрсөтүлүүчү кызматтардан пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү атайын функцияларга же башка мүмкүнчүлүктөргө, анын ичинде үчүнчү тараптар тарабынан берилүүчү чечимдерге ээ болууга тийиш.

Коммерциялык банктар, төлөм уюмдары, банк жана төлөм кызматтарын көрсөтүүчү башка юридикалык жактар 2025-жылдын 1-августуна чейин орнотулган банкоматтарды жана төлөм терминалдарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун 7-1-пунктунун талаптарына 2030-жылдын 31-декабрына чейин ылайык келтирүүгө тийиш.

5. Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде аны менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактардын бирикмесин, «KG (КЕЙ-ДЖИ) Төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, коммерциялык банктарды жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.

6. Башкарманын катчылыгы бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системаларына көзөмөл башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 9-июлундагы
№ 2025-П-14/33-2-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

**«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында
обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү**

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 7-1-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«7-1. Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу мобилдик тиркемелерде, банкоматтарда жана төлөм терминалдарында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көрсөтүлүүчү кызматтардан пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү атайын функцияларды же башка мүмкүнчүлүктөрдү, анын ичинде үчүнчү тараптар тарабынан берилүүчү чечимдерди алдын ала караштырууга жана аларга ушул мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымдоого тийиш.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн киргизилип жаткан атайын функциялар аларга мобилдик тиркемелерде, банкоматтарда жана төлөм терминалдарында операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүгө тийиш (шрифттердин, бөлүмдөрдүн, иконкалардын өлчөмүн, түстөрдүн контрастын, аудиоюн коштоолордун тездигин жана угулушун, мобилдик тиркемелердин экранында тексти уктургуу функцияларын ыңгайлаштыруу, панелде атайын белгилердин болушу ж.б.).».

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 14-июлундагы
№ 2025-П-09/34-1-(БС)
Токтому

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жете элек нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 11-мартындагы № 2022-П-09/14-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларына нак чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүүдө убактылуу чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө» токтомунун аракети эскилиги жете элек нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгуу бөлүгү боюнча коммерциялык банктар үчүн 2025-жылдын 1-октябрына чейин токтотулсун.

2. Коммерциялык банктар:

– эскилиги жете элек нак АКШ долларын сыртка алып чыгуу боюнча операцияларды жүргүзүүдө эл аралык санкцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө байланышкан тобокелдиктерди четтетүү максатында, Кыргыз Республикасынын кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын сактасын;

– эскилиги жете элек нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгуу операциясын жүргүзгөндөн кийин

2 (эки) жумуш күнү ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына аталган операция боюнча маалымат (отчёт) беришсин.

3. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

- ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2025-жылдын 1-октябрына чейин колдонулат.

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы жана Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, чет өлкө валютасын сатууга жана сатып алууга укуктуу микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларын, алмашуу бюролорун, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматын тааныштырсын.

6. Башкарманын катчылыгы бөлүмү токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо банктык көзөмөл башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 14-июлундагы
№ 2025-П-12/34-2-(БС)
Токтому

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 4-апрелиндеги № 2025-П-12/14-1-(БС)
«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
2025-жылдын 17-мартындагы № 171-т тескемесин ишке
ашыруу жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын финансы системасынын туруктуулугун жана экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 17-мартындагы № 171-р тескемесин ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 5, 9, 28, 41 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2025-жылдын 4-апрелиндеги № 2025-П-12/14-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 17-мартындагы № 171-т тескемесин ишке ашыруу жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– төмөнкү мазмундагы 3.1-пункт менен толукталсын:

«3-1. Эсептешүү банкы үчүн банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн экономикалык ченем (К1.3) 50% ашпаган деңгээлде белгиленсин. К1.3 ченеминин бул мааниси Министрлер Кабинетинин тескемесин ишке ашырууга байланыштуу

операцияларды жүргүзүү максатында гана эсептешүү банкына карата колдонулат.».

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– 3 (үч) жумуш күнү ичинде бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин жана коммерциялык банктарды тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 23-июлундагы
№ 2025-П-12/35-1-(НПА)
токтому

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы
№ 2022-П-33/55-1-(НПА)
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы
№ 2022-П-33/45-2-(НПА)
«Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү
чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун
аракетин убактылуу токтотуу тууралуу»
токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– 1-пунктундагы «2025-жылдын 1-августуна чейин» деген сөздөр «2026-жылдын 1-февралына чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде аны менен коммерциялык банктарды жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде аны менен «Альянс» алмашуу бюролору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана алмашуу бюролорун тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 28-июлундагы
№ 2025-П-07/37-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 9,25 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2025-жылдын 29-июлунан тартып күчүнө кирет.
3. Акча-кредит саясаты башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жайгаштырсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредит саясаты башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 30-июлундагы
№ 2025-П-15/38-1-(НПА)
токтому

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА)
«Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит
портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү
жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптардын:

– 4-пункту төмөнкү мазмундагы сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

«– «жашыл» долбоорлорду каржылоо;

– аял ишкердигин каржылоо.»;

– 5-пунктунун 1-пунктчасындагы «сатып алуучу актылар,» деген сөздөр алынып салынсын;

– 8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү күрөөлүк камсыздоонун максималдуу көлөмүнө карата талаптар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин же Көзөмөл боюнча комитетинин сунуштамалары боюнча Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет жана күрөөлүк камсыздоонун жалпы көлөмүнө карата пайыздык катышта белгиленет.»;

– 15-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-пунктчасы менен толукталсын.

«3-1) Moody's Investors Service (CША), Standard & Poors (CША), Fitch IBCA (Улуу Британия) рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган эң жогоркудан төмөн болбогон (AAA) жана эң жогоркудан кийинки (AA+) узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтинги эмитентте бар болгон шартта Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган жана жайгаштырылган эл аралык финансы уюмдарынын баалуу кагаздары;».

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарын тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 30-июлундагы
№ 2025-П-12/38-3-(НПА)
токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сооданы каржылоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

– 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»;

– 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

– 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

– 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын

капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;

– 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом 2026-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет, ал эми ушул токтомго карата тиркеменин 5-пунктунун 2 жана 3-пунктчалары ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, банк эмес финансы-кредит уюмдарын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кепилдик фонд» ААКты тааныштырсин.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, Юридика башкармалыгын тааныштырсин.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 30-июлундагы
№ 2025-П-12/38-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына сооданы каржылоо
маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобонун:

12.1-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Банктар, эгерде баланстан тышкаркы милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун 30-пунктунун 1-пунктчасында көрсөтүлгөн шарттарга жооп берсе, берилген валютага карабастан аларды «нормалдуулар» категориясына классификациялашы мүмкүн.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан

банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

29-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«29. Бул Нускоодо баланстан тышкаркы милдеттенмелер үчүн кредиттик конверсия факторлорунун төмөнкү пайыздык өлчөмдөрү аныкталган:

1) кредиттик конверсия фактору – 10%:

банк кардарга алдын ала билдирүүсүз аларды кайсыл болбосун убакта шартсыз кайтарып алуу/жокко чыгаруу укугуна ээ баланстан тышкаркы милдеттенмелер;

2) кредиттик конверсия фактору – бардык төмөнкү шарттар бир убакта аткарылганда 20%:

а) баланстан тышкаркы милдеттенменин мөөнөтү бир жылдан ашпаса;

б) баланстан тышкаркы милдеттенмелер эл аралык сооданын алкагында товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү берүү же сатып алуу менен түздөн-түз жана ортомчусуз байланышка ээ болсо;

в) өзгөчөлүгү боюнча баланстан тышкаркы милдеттенме өзүн-өзү жоюучу болуп саналса жана анын ордун жабуу же аткаруу негизги соода бүтүмүнө тиешелүү документтерди берүү менен шартталса;

г) операция сооданы каржылоо жаатында жалпы кабыл алынган эл аралык эрежелерге жана тажрыйбага ылайык түзүлсө.

3) кредиттик конверсия фактору – 50%:

а) белгилүү бир бүтүмгө байланыштуу баланстан тышкаркы милдеттенмелер (мисалы, подрядчы курулуш долбоорунда өз милдеттенмелерин аткарбаган учурда, буйрутмачынын чыгымдарынын жана башка ушул сыяктуу милдеттенмелеринин ордун жабууну гарантиялаган аккредитив);

б) соода операцияларына байланыштуу кыска мөөнөттүү өзүнөн-өзү жоюла турган милдеттенмелер (мисалы, товарларды жүктөө менен камсыз кылынган документардык аккредитив).

4) кредиттик конверсия фактору – 100%:

а) активди берүү боюнча милдеттенмелер;

б) кредитти алмаштыруучулар (мисалы, жалпы гарантиялар, резервдик аккредитивдер, акцепттөө боюнча гарантиялар), б.а. эгерде, банктын анын атынан гарантия же аккредитив берилген кардары келишим же ушундай негиз боюнча үчүнчү тарапка аванс катары берилген каражаттарды төлөй албаса, үчүнчү тарапка каражаттарды төлөө боюнча банктын юридикалык милдеттенмелери болуп саналган документтер (аталышына карабастан);

в) кийинчерээк кайра сатып алуу менен сатуу жөнүндө макулдашуулар жана контрагенттин активдерди белгилүү бир учурларда кайтарып берүү укугунда активдерди сатуу;

г) активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер;

д) жогоруда белгиленген категорияларга кирбеген башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:

– 42-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Банктар, эгерде баланстан тышкаркы милдеттенмелер Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 токтому менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун 29-пунктунда көрсөтүлгөн, 20% өлчөмүндө кредиттик конверсия факторунун шарттарына жооп берсе, берилген валютага карабастан аларды «нормалдуулар» категориясына классификациялашы мүмкүн.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкт Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо

боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

1) 30-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«30. Бул Нускоодо баланстан тышкаркы милдеттенмелер үчүн кредиттик конверсия факторлорунун төмөнкү пайыздык өлчөмдөрү аныкталат:

1) төмөнкү шарттардын бардыгы бир эле учурда сакталган учурда төмөн тобокелдик (кредиттик конверсия фактору – 20%):

а) баланстан тышкаркы милдеттенменин мөөнөтү бир жылдан ашпаса;

б) баланстан тышкаркы милдеттенмелер эл аралык сооданын алкагында товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү берүү же сатып алуу менен түздөн-түз жана ортомчусуз байланышка ээ болсо;

в) өзгөчөлүгү боюнча баланстан тышкаркы милдеттенме өзүн-өзү жоюучу болуп саналса жана анын ордун жабуу же аткаруу негизги соода бүтүмүнө тиешелүү документтерди берүү менен шартталса;

г) операция сооданы каржылоо жаатында жалпы кабыл алынган эл аралык эрежелерге жана тажрыйбага ылайык түзүлсө;

2) орточо тобокелдик (кредиттик конверсия фактору – 50%):

а) белгилүү бир бүтүмгө байланыштуу баланстан тышкаркы милдеттенмелер (мисалы, подрядчы курулуш долбоорунда өз милдеттенмелерин аткарбаган учурда, буйрутмачынын чыгымдарынын жана башка ушул сыяктуу милдеттенмелерин ордун жабууну гарантиялаган аккредитив);

б) соода операцияларына байланыштуу кыска мөөнөттүү өзүнөн-өзү жоюла турган милдеттенмелер (мисалы, товарларды жүктөө менен камсыз кылынган документардык аккредитив).

3) толук тобокелдик (кредиттик конверсия фактору – 100%):

а) кредиттерди берүүгө милдеттенмелер;

б) тике кредитти алмаштыруучулар (мисалы, кредиттер боюнча жалпы гарантиялар, резервдик аккредитивдер, акцепттөө боюнча гарантиялар), башкача айтканда, эгерде, банктын анын атынан гарантия же аккредитив берилген кардары контракттык макулдашуу же ушундай негиз боюнча үчүнчү тарапка аванс катары берилген каражаттарды төлөй албаса, банктын үчүнчү тарапка каражаттарды төлөп берүү боюнча юридикалык милдеттенмелери болуп саналган документтер (аталышына карабастан);

в) кийинчерээк кайра сатып алуу менен сатуу жөнүндө макулдашуулар жана контрагенттин активдерди белгилүү учурларда кайтарып берүү укугунда активдерди сатуу;

г) активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер;

д) жогоруда белгиленген категорияларга кирбеген бардык башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер.».

Нускоого карата тиркеме төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 12-октябрындагы
№ 2022-П-12/63/1
токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын
коммерциялык
банктарынын капиталынын
жетиштүүлүгү (шайкештиги)
стандарттарын аныктоо
боюнча нускоого
карата тиркеме

АКТИВДЕР

№	Статьялар	Баланс боюнча	Кредиттик тобокелдик, %	Орточо алынган маани
10	Банкноттор жана тыйындар	0		0
10.1			0%	
10.2			10%	0
10.3			20%	0
10.4			50%	0
10.5			100%	0
20	Эсептешүүлөрдөгү акчалай активдер	0		0
20.1			0%	
20.2			10%	0
20.3			20%	0
20.4			50%	0
20.5			100%	0
30	Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп		0%	

40	Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер	0		0
40.1			0%	
40.2			10%	0
40.3			20%	0
40.4			50%	0
40.5			100%	0
50	КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер	0		0
50.1			0%	
50.2			10%	0
50.3			20%	0
50.4			50%	0
50.5			100%	0
60	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк банктардагы корреспонденттик эсептер	0		0
60.1			0%	
60.2			10%	0
60.3			20%	0
60.4			50%	0
60.5			100%	0
70	Алтын жана башка баалуу металлдар	0		0
70.1			0%	

70.2			10%	0
70.3			20%	0
70.4			50%	0
70.5			100%	0
80	Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы банктар аралык депозиттер	0		0
80.1			0%	
80.2			10%	0
80.3			20%	0
80.4			50%	0
80.5			100%	0
90	КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы жана финансылык уюмдарындагы банктар аралык депозиттер	0		0
90.1			0%	
90.2			10%	0
90.3			20%	0
90.4			50%	0
90.5			100%	0
100	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк банктардагы жана финансылык уюмдардагы банктар аралык депозиттер	0		0
100.1			0%	
100.2			10%	0
100.3			20%	0
100.4			50%	0

100.5			100%	0
110.00	7 күнгө чейинки кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар	0		0
110.1			0%	
110.2			10%	0
110.3			20%	0
110.4			50%	0
110.5			100%	0
120	РЕПО-макулдашуулар боюнча операциялар	0		0
120.1			0%	
120.2			10%	0
120.3			20%	0
120.4			50%	0
120.5			100%	0

БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ

№	Статьялар	Баланс боюнча	Кредиттик тобокелдик, %	Орточо алынган маани
130	КР Өкмөтү жана/же Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар	0		0
130.1			0%	
130.2			10%	0
130.3			20%	0
130.4			50%	0
130.5			100%	0
140	Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар	0		0

140.1			0%	
140.2			10%	0
140.3			20%	0
140.4			50%	0
140.5			100%	0
150	КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар	0		0
150.1			0%	
150.2			10%	0
150.3			20%	0
150.4			50%	0
150.5			100%	0
160	КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн тышкары, чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар	0		0
160.1			0%	
160.2			10%	0
160.3			20%	0
160.4			50%	0
160.5			100%	0
170	Кыргызстандын компанияларынын карыздык баалуу кагаздары	0		0
170.1			0%	
170.2			10%	0
170.3			20%	0
170.4			50%	0
170.5			100%	0

180	КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары	0		0
180.1			0%	
180.2			10%	0
180.3			20%	0
180.4			50%	0
180.5			100%	0
190	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлөрдүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары	0		0
190.1			0%	
190.2			10%	0
190.3			20%	0
190.4			50%	0
190.5			100%	0
200	Кыргызстандын компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары	0		0
200.1	Кыргыз Республикасынын банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)		Капиталдын эсебинен чыгаруу	
200.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		0%	
200.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		10%	0

200.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		20%	0
200.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		50%	0
200.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		100%	0
210	КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары	0		0
210.1	КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)		Капиталдын эсебинен чыгаруу	
210.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		0%	
210.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		10%	0
210.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		20%	0
210.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		50%	0
210.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		100%	0

220	Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын амортизациялоо үчүн каралбаган капиталдык баалуу кагаздары	0		0
220.1	Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын амортизациялоо үчүн каралбаган капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)		Капиталдын эсебинен чыгаруу	
220.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		0%	
220.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		10%	0
220.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		20%	0
220.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		50%	0
220.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		100%	0
230	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары	0		0

230.1	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк банктардын жана башка финансы-кредит уюмдардын капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)		Капиталдын эсебинен чыгаруу	
230.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		0%	
230.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		10%	0
230.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		20%	0
230.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		50%	0
230.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү		100%	0

КРЕДИТТЕР ЖАНА ЛИЗИНГДЕР

№	Статьялар	Баланс боюнча	Кредиттик тобокелдик, %	Орточо алынган маани
240	Кыргыз Республикасынын банктарына кредиттер	0		0
240.1			0%	
240.2			10%	0
240.3			20%	0
240.4			50%	0
240.5			100%	0
240.6			150%	0

240.7			200%	0
240.8			300%	0
250	КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансылык уюмдарына кредиттер	0		0
250.1			0%	
250.2			10%	0
250.3			20%	0
250.4			50%	0
250.5			100%	0
250.6			150%	0
250.7			200%	0
250.8			300%	0
260	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк банктарга жана финансылык уюмдарга кредиттер	0		0
260.1			0%	
260.2			10%	0
260.3			20%	0
260.4			50%	0
260.5			100%	0
260.6			150%	0
260.7			200%	0
260.8			300%	0
270	Мамлекеттик секторго кредиттер	0		0
270.1			0%	
270.2			10%	0
270.3			20%	0
270.4			50%	0
270.5			100%	0

270.6			300%	0
280	Мамлекеттик эмес секторго кредиттер	0		0
280.1			0%	
280.2			10%	0
280.3			20%	0
280.4			50%	0
280.5			100%	0
280.6			150%	0
280.7			200%	0
280.8			300%	0
290	Жеке максаттар үчүн жеке адамдарга кредиттер	0		0
290.1			0%	
290.2			10%	0
290.3			20%	0
290.4			50%	0
290.5			100%	0
290.6			150%	0
290.7			200%	0
290.8			300%	0
300	Мамлекеттик секторго ипотекалык кредиттер	0		0
300.1			100%	0
300.2			300%	0
310	Мамлекеттик эмес секторго ипотекалык кредиттер	0		0
310.1			100%	0
310.2			150%	0
310.3			200%	0
310.4			300%	0
320	Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер	0		0

320.1			50%	0
320.2			100%	0
320.3			150%	0
320.4			200%	0
320.5			300%	0
330	Мамлекеттик секторго курулушка кредиттер	0		0
330.1			0%	
330.2			10%	0
330.3			20%	0
330.4			50%	0
330.5			100%	0
330.6			300%	0
340	Мамлекеттик эмес секторго курулушка кредиттер	0		0
340.1			0%	
340.2			10%	0
340.3			20%	0
340.4			50%	0
340.5			100%	0
340.6			150%	0
340.7			200%	0
340.8			300%	0
350	Жеке адамдарга курулушка кредиттер	0		0
350.1			0%	
350.2			10%	0
350.3			20%	0
350.4			50%	0
350.5			100%	0
350.6			150%	0
350.7			200%	0

350.8			300%	0
360	Капиталдык ижарага кредиттер	0		0
360.1			0%	
360.2			10%	0
360.3			20%	0
360.4			50%	0
360.5			100%	0
360.6			150%	0
360.7			200%	0
360.8			300%	0
361	Мушарака жана мудараба келишимдери боюнча берилген каржылоо	0		0
361.1			0%	0
361.2			10%	0
361.3			20%	0
361.4			50%	0
361.5			100%	0
361.6			150%	0
361.7			200%	0
361.8			300%	0
361.9			400%	0
370	Негизги каражаттар		100%	0
380	Банктын башка менчиги		100%	0
390	Консолидацияланбаган банктарга инвестициялар жана финансылык катышуу		Капиталдын эсебинен чыгаруу	
400	Банктардан тышкары, консолидацияланбаган финансылык уюмдарга инвестициялар жана финансылык катышуу		Капиталдын эсебинен чыгаруу	

410	Консолидацияланбаган финансылык эмес уюмдарга инвестициялар жана финансылык катышуу		100%	0
420	Алууга тийиш болгон эсептелген пайыздар	0		0
420.1			0%	
420.2			10%	0
420.3			20%	0
420.4			50%	0
420.5			100%	0
420.6			150%	0
420.7			200%	0
420.8			300%	0
420.9			400%	0
430	Башка активдер	0		0
430.1	Материалдык эмес активдер		Капиталдын эсебинен чыгаруу	
430.2	Башка активдердин калган бөлүгү	0		0
430.3			0%	0
430.4			10%	0
430.5			20%	0
430.6			50%	0
430.7			100%	0
440	БАРДЫГЫ БОЛУП, баланстык активдер (10-430-статьялардын суммасы)	0		0
450	1-категория боюнча бардыгы болуп	0	0%	0
460	2-категория боюнча бардыгы болуп	0	10%	0

470	3-категория боюнча бардыгы болуп	0	20%	0
480	4-категория боюнча бардыгы болуп	0	50%	0
490	5-категория боюнча бардыгы болуп	0	100%	0
500	6-категория боюнча бардыгы болуп	0	150%	0
510	7-категория боюнча бардыгы болуп	0	200%	0
520	8-категория боюнча бардыгы болуп	0	300%	0
530	9-категория боюнча бардыгы болуп	0	400%	0
539	Бардыгы болуп, капиталдын эсебинен чыгаруулар	0		

БАЛАНСТАН ТЫШКАРЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

№	Статьялар	Баланс боюнча	Кредит-тик конверсия фактору, %	Кредит-тик тобокелдик, %	Орточо алынган маани
540	Кредит берүү боюнча милдеттенмелер	0			0
540.1			100%	0%	
540.2			100%	10%	0
540.3			100%	20%	0
540.4			100%	50%	0
540.5			100%	100%	0

550	Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы гарантиялар, резервдик аккредитивдер жана акцепт боюнча гарантиялар	0			0
550.1			100%	0%	
550.2			100%	10%	0
550.3			100%	20%	0
550.4			100%	50%	0
550.5			100%	100%	0
551	Эл аралык сооданын алкагындагы соода бүтүмдөрүнө байланыштуу милдеттенмелер	0			0
551.1			20%	0%	
551.2			20%	10%	0
551.3			20%	20%	0
551.4			20%	50%	0
551.5			20%	100%	0
560	Конкреттүү бүтүмдөр менен байланышкан милдеттенмелер	0			0

560.1			50%	0%	
560.2			50%	10%	0
560.3			50%	20%	0
560.4			50%	50%	0
560.5			50%	100%	0
570	Соода бүтүмдөрүнө бай- ланыштуу башка милдеттенмелер	0			0
570.1			50%	0%	
570.2			50%	10%	0
570.3			50%	20%	0
570.4			50%	50%	0
570.5			50%	100%	
580	Кийинчерээк кайра сатып алуу менен сатуу жөнүндө ма- кулдашуулар	0			0
580.1			100%	0%	
580.2			100%	10%	0
580.3			100%	20%	0
580.4			100%	50%	0
580.5			100%	100%	0
590	Активдерди сатып алуу боюнча мил- деттенмелер	0			0
590.1			100%	0%	
590.2			100%	10%	0

590.3			100%	20%	0
590.4			100%	50%	0
590.5			100%	100%	0
591	Банк кардарга алдын ала билдирүүсүз аларды кайсыл болбосун убакта шартсыз кайтарып алуу/жокко чыгаруу укугуна ээ милдеттенмелер;	0	10%	100%	0
591.1			10%	0%	0
591.2			10%	10%	0
591.3			10%	20%	0
591.4			10%	50%	0
591.5			10%	100%	0
600	Валюталык операциялар	0			0
600.1	<i>1 жылдан аз</i>	0			0
600.1.1			2%	20%	0
600.1.2			2%	100%	0
600.2	<i>1 жылдан 2 жылга чейин</i>	0			0
600.2.1			5%	20%	0
600.2.2			5%	100%	0
600.3	<i>ар бир кийинки жылга</i>	0			0
600.3.1				20%	0
600.3.2				100%	0

610	Пайыздык чен менен операциялар	0			0
610.1	<i>1 жылдан аз</i>	0			0
610.1.1			0,5%	20%	0
610.1.2			0,5%	100%	0
610.2	<i>1 жылдан 2 жылга чейин</i>	0			0
610.2.1			1%	20%	0
610.2.2			1%	100%	0
610.3	<i>ар бир кийинки жылга</i>	0			0
610.3.1				20%	0
610.3.2				100%	0
620	Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер	0			0
620.1			100%		0
620.2			100%		0
620.3			100%		0
630	Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер (540-620-статьялардын суммасы)	0			0

640	Бардыгы болуп потенциалдуу жана лизингдик жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга атайын резервдер (мындан ары – чыгымдардын ордун жабууга атайын резерв)	0			
640.1	Баланстык активдер боюнча чыгымдардын ордун жабууга атайын резерв				
640.2	Баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча чыгымдардын ордун жабууга атайын резерв				
650	Бардыгы болуп тобокелдик деңгээли боюнча бааланган баланстык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер, жалпы суммасы, чыгымдардын ордун жабуу үчүн резервдердин эсебинен чыгаруу менен (440-статья плюс 630-статья минус 640-статья).				0

СУБОРДИНАЦИЯЛАНГАН КАРЫЗ

№	Статьялар	Баланс боюнча	Үлүш %	Орточо алынган маани
660	Мөөнөтсүз субординацияланган карыз			
670	Ордун жабуу мөөнөтү 5 жылдан ашык калган		100%	0
680	Ордун жабуу мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга чейин калган		80%	0
690	Ордун жабуу мөөнөтү 3 жылдан 4 жылга чейин калган		60%	0
700	Ордун жабуу мөөнөтү 2 жылдан 3 жылга чейин калган		40%	0
710	Ордун жабуу мөөнөтү 1 жылдан 2 жылга чейин калган		20%	0
720	Ордун жабуу мөөнөтү 1 жылдан аз калган		0%	
730	Бардыгы болуп	0		0

**КАПИТАЛ ЖАНА КАПИТАЛДЫН ШАЙКЕШТИГИНИН
КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ/ КАПИТАЛ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА**

№	Статьялар	Суммасы
	Биринчи деңгээлдеги капитал	
	Биринчи деңгээлдеги базалык капитал	
740	Жөнөкөй акциялар	
750	Артыкчылыктуу кумулятивдүү эмес акциялар (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга киргизүүгө ылайыктуу).	
760	Номиналынан ашыкча салынган капитал	
770	Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн резервдер	
780	Мурунку жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар)	
790	(-) Ушул жылдын чыгымдары	
800	(-) Материалдык эмес активдер (430.1-статья)	
810	(-) Консолидацияланбаган банктарга, финансы-кредит уюмдарына жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына инвестициялар (200.1, 210.1, 220.1, 230.1-статьялар, 390-статья, 400-статья)	
820	(-) Кийинкиге калтырылган салыктык активдер	
830	(-) Банктын өз акцияларына тике же кыйыр инвестиция салуу	
840	Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (740-830-статьялардын суммасы)	0
	Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал	

850	Жеке жана юридикалык жактар тарабынан киргизилген кошумча капитал	
860	Артыкчылыктуу акциялар (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга киргизүүгө жараксыз) жана алардын номиналдык наркынан жогору төлөнгөн сумма	
870	Капиталдын башка инструменттери (660-статья)	
880	(-) Өзүнүн Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталына түз же кыйыр инвестициялар	
890	(-) Консолидацияланбаган банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансы эмес уюмдардын (эгер мүмкүн болсо) Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына инвестициялар	
900	Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал (820-860-статьялардын суммасы)	0
910	Биринчи деңгээлдеги жалпы капитал (840-статья жана 900-статья суммасы)	0
	Экинчи деңгээлдеги капитал	
920	Ушул жылдын пайдасы	
930	Жалпы резервдер (киргизүүгө ылайыктуу)	
940	Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резервдер	
950	Консолидациялоодогу чет өлкө валютасын кайра эсептөө боюнча резервдер	
960	Пайданы текшилөө резерви	

970	Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабуу резерви	
980	Банктын Директорлор кеңешинин жазуу жүзүндөгү арызы боюнча Улуттук банктын уруксаты менен Экинчи деңгээлдеги капиталдын курамына киргизилиши мүмкүн болгон капиталдын инструменттеринин жана карыз инструменттеринин бөлүгү	
990	Экинчи деңгээлдеги капиталга кирген (биринчи деңгээлдеги капиталга кирбеген) акцияларды сатуу баасы менен алардын эмиссиянын жыйынтыгы боюнча номиналдык наркынын ортосундагы айырма.	
1000	(-) Өзүнүн Экинчи деңгээлдеги капиталына тике же кыйыр инвестициялар	
1010	(-) Консолидацияланбаган банктардын экинчи деңгээлдеги капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансы эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер мүмкүн болсо)	
1020	Экинчи деңгээлдеги жалпы капитал (920-1010-статьялардын суммасы)	0
1030	Жалпы таза суммардык капитал (910-статья жана 1020-статья суммасы)	0
1040	Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (1030-ст. / 650-ст.)	
1050	Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (910-ст./650-ст.)	

1060	Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (840-ст./650-ст.)	
	Маалымат үчүн:	
	Банктын өздүк каражаттары	0

«.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:

1) 2-тиркемесинде «4-бөлүм. Пруденциалдык отчеттор. 4.1.1-бөлүкчө Кредиттик тобокелдик деңгээли боюнча баалоо» отчету төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«

2-тиркеме /
Приложение 2

Отчет/Отчет:	4-бөлүк. Пруденциалдык отчеттор. 4.1.1-бөлүкчө. Кредиттик тобокелдик деңгээли боюнча баалоо/ Раздел 4. Пруденциальные отчеты. Подраздел 4.1.1. Взвешивание по степени кредитного риска
Субъекттин аталышы/ Наименование субъекта:	
карата/По состоянию на:	
Мезгилдүүлүгү/ Периодичность:	Ай сайын
Эскертүү:	

АКТИВДЕР/ АКТИВЫ

№	Статьялар / Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредит- тик тобо- келдик% /Кре- дитный риск, %	Орточо алынган маани / Взвешен- ное значе- ние
10	Банкноттор жана монеталар/Банкноты и монеты	0		0
10.1			0%	
10.2			10%	0
10.3			20%	0
10.4			50%	0
10.5			100%	0
20	Эсептөөдөгү акча активдери/Денежные активы в расчетах	0		0
20.1			0%	
20.2			10%	0
20.3			20%	0
20.4			50%	0
20.5			100%	0
30	Улуттук банкагы корреспонденттик эсеп/Корреспондентский счет в НБКР		0%	
40	Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер/Корреспондентские счета в коммерческих банках Кыргызской Республики	0		0
40.1			0%	
40.2			10%	0
40.3			20%	0

40.4			50%	0
40.5			100%	0
50	КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер/Корреспондентские счета в коммерческих банках стран СНГ	0		0
50.1			0%	
50.2			10%	0
50.3			20%	0
50.4			50%	0
50.5			100%	0
60	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы корреспонденттик эсептер/Корреспондентские счета в иностранных банках, кроме стран СНГ	0		0
60.1			0%	
60.2			10%	0
60.3			20%	0
60.4			50%	0
60.5			100%	0
70	Алтын жана башка баалуу металлдар/Золото и другие драгоценные металлы	0		0
70.1			0%	
70.2			10%	0
70.3			20%	0
70.4			50%	0
70.5			100%	0

80	Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы банктар аралык депозиттер/Межбанковские депозиты в коммерческих банках Кыргызской Республики	0		0
80.1			0%	
80.2			10%	0
80.3			20%	0
80.4			50%	0
80.5			100%	0
90	КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы жана финансы уюмдарындагы банктар аралык депозиттер/Межбанковские депозиты в банках и финансовых организациях стран СНГ	0		0
90.1			0%	
90.2			10%	0
90.3			20%	0
90.4			50%	0
90.5			100%	0
100	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы жана финансы уюмдарындагы банктар аралык депозиттер/Межбанковские депозиты в иностранных банках и финансовых организациях, кроме стран СНГ	0		0
100.1			0%	
100.2			10%	0

100.3			20%	0
100.4			50%	0
100.5			100%	0
110.00	7 күнгө чейинки кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар/ Краткосрочные межбанковские размещения до 7 дней	0		0
110.1			0%	
110.2			10%	0
110.3			20%	0
110.4			50%	0
110.5			100%	0
120	РЕПО макулдашуулары боюнча операциялар/ Операции по РЕПО-соглашениям	0		0
120.1			0%	
120.2			10%	0
120.3			20%	0
120.4			50%	0
120.5			100%	0

БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ/ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

№	Статьялар/ Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредиттик тобокел- дик% /Кре- дитный риск, %	Орточо алынган маани / Взвешен- ное значе- ние
130	Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана/же Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные Правительством КР и/или НБКР	0		0
130.1			0%	
130.2			10%	0
130.3			20%	0
130.4			50%	0
130.5			100%	0
140	Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти	0		0
140.1			0%	
140.2			10%	0
140.3			20%	0
140.4			50%	0
140.5			100%	0

150	КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные Правительствами стран СНГ	0		0
150.1			0%	
150.2			10%	0
150.3			20%	0
150.4			50%	0
150.5			100%	0
160	КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн тышкары, чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные иностранными Правительствами стран, кроме правительств стран СНГ.	0		0
160.1			0%	
160.2			10%	0
160.3			20%	0
160.4			50%	0
160.5			100%	0
170	Кыргызстандын компанияларынын карыздык баалуу кагаздары/ Долговые ценные бумаги кыргызских компаний	0		0
170.1			0%	
170.2			10%	0

170.3			20%	0
170.4			50%	0
170.5			100%	0
180	КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары/ Долговые ценные бумаги компаний стран СНГ	0		0
180.1			0%	
180.2			10%	0
180.3			20%	0
180.4			50%	0
180.5			100%	0
190	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк компаниялардын карыздык баалуу кагаздары/ Долговые ценные бумаги иностранных компаний, кроме стран СНГ	0		0
190.1			0%	
190.2			10%	0
190.3			20%	0
190.4			50%	0
190.5			100%	0
200	Кыргызстандын компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги кыргызских компаний	0		0

200.1	Кыргыз Республикасынын банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)/ Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций КР (менее 20%)		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
200.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
200.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
200.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
200.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
200.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0

210	КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары/Капитальные ценные бумаги компаний стран СНГ	0		0
210.1	КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)/ Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций стран СНГ (менее 20%)		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
210.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
210.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
210.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
210.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0

210.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
220	Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын амортизациялоо каралбаган капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги компаний КР и стран СНГ, не подлежащие амортизации	0		0
220.1	Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын амортизациялоо каралбаган капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)/ Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций КР и стран СНГ, не подлежащие амортизации (менее 20%)		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
220.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	

220.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
220.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
220.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
220.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
230	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги иностранных компаний, кроме стран СНГ	0		0
230.1	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары (20% аз)/ Капитальные ценные бумаги иностранных		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	

	банков и других финансово-кредитных организаций, кроме стран СНГ (менее 20%)			
230.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
230.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
230.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
230.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
230.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0

КРЕДИТТЕР ЖАНА ЛИЗИНГДЕР/ КРЕДИТЫ И ЛИЗИНГИ

№	Статьялар / Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредиттик тобокелдик, %/ Кредитный риск, %	Орточо алынган маани/ Взвешенное значение
240	Кыргыз Республикасынын банктарына берилген кредиттер/ Кредиты банкам Кыргызской Республики	0		0
240.1			0%	
240.2			10%	0
240.3			20%	0
240.4			50%	0
240.5			100%	0
240.6			150%	0
240.7			200%	0
240.8			300%	0
250	КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына берилген кредиттер/ Кредиты банкам и финансовым организациям стран СНГ	0		0
250.1			0%	
250.2			10%	0
250.3			20%	0
250.4			50%	0

250.5			100%	0
250.6			150%	0
250.7			200%	0
250.8			300%	0
260	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарына жана финансы уюмдарына берилген кредиттер/ Кредиты иностранным банкам и финансовым организациям, кроме стран СНГ	0		0
260.1			0%	
260.2			10%	0
260.3			20%	0
260.4			50%	0
260.5			100%	0
260.6			150%	0
260.7			200%	0
260.8			300%	0
270	Мамлекеттик секторго берилген кредиттер/ Кредиты государственному сектору	0		0
270.1			0%	
270.2			10%	0
270.3			20%	0
270.4			50%	0
270.5			100%	0

270.6			300%	0
280	Мамлекеттик эмес секторго кредиттер/ Кредиты негосудар- ственному сектору	0		0
280.1			0%	
280.2			10%	0
280.3			20%	0
280.4			50%	0
280.5			100%	0
280.6			150%	0
280.7			200%	0
280.8			300%	0
290	Жеке адамдарга жеке максат үчүн берилген кредит- тер/ Кредиты физи- ческим лицам для личных целей	0		0
290.1			0%	
290.2			10%	0
290.3			20%	0
290.4			50%	0
290.5			100%	0
290.6			150%	0
290.7			200%	0
290.8			300%	0
300	Мамлекеттик сек- торго берилген ипо- текалык кредиттер/ Ипотечные кредиты государственному сектору	0		0

300.1			100%	0
300.2			300%	0
310	Мамлекеттик эмес секторго берилген ипотекалык кредиттер/ Ипотечные кредиты негосударственному сектору	0		0
310.1			100%	0
310.2			150%	0
310.3			200%	0
310.4			300%	0
320	Жеке адамдарга берилген ипотекалык кредиттер/ Ипотечные кредиты физическим лицам	0		0
320.1			50%	0
320.2			100%	0
320.3			150%	0
320.4			200%	0
320.5			300%	0
330	Мамлекеттик секторго курулушка берилген кредиттер/ Кредиты на строительство государственному сектору	0		0
330.1			0%	
330.2			10%	0
330.3			20%	0
330.4			50%	0
330.5			100%	0

330.6			300%	0
340	Мамлекеттик эмес секторго курулушка берилген кредиттер/ Кредиты на строительство негосударственному сектору	0		0
340.1			0%	
340.2			10%	0
340.3			20%	0
340.4			50%	0
340.5			100%	0
340.6			150%	0
340.7			200%	0
340.8			300%	0
350	Жеке адамдарга курулушка берилген кредиттер/ Кредиты на строительство физическим лицам	0		0
350.1			0%	
350.2			10%	0
350.3			20%	0
350.4			50%	0
350.5			100%	0
350.6			150%	0
350.7			200%	0
350.8			300%	0
360	Капиталдык ижарага берилген кредиттер/ Кредиты на капитальную аренду	0		0

360.1			0%	
360.2			10%	0
360.3			20%	0
360.4			50%	0
360.5			100%	0
360.6			150%	0
360.7			200%	0
360.8			300%	0
361	Мушарака, мударба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо/ Финансирование, предоставленное по договорам мушарака, мударба	0		0
361.1			0%	0
361.2			10%	0
361.3			20%	0
361.4			50%	0
361.5			100%	0
361.6			150%	0
361.7			200%	0

361.8			300%	0
361.9			400%	0
370	Негизги каражаттар/ Основные средства		100%	0
380	Банктын башка менчиги/ Прочая собственность банка		100%	0
390	Консолидацияланбаган банктарга инвестициялар жана финансылык катышуу/ Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных банках		Капиталдын эсебинен чыгаруу/Вычет из капитала	
400	Банктардан тышкары, консолидацияланбаган финансылык уюмдарга инвестициялар жана финансылык каржылоо/ Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных финансовых организациях, кроме банков		Капиталдын эсебинен чыгаруу/Вычет из капитала	

410	Консолидацияланбаган финансылык эмес уюмдарга инвестициялар жана финансылык каржылоо/ Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных нефинансовых организациях		100%	0
420	Алууга чегерилген пайыздар/ Начисленные проценты к получению	0		0
420.1			0%	
420.2			10%	0
420.3			20%	0
420.4			50%	0
420.5			100%	0
420.6			150%	0
420.7			200%	0
420.8			300%	0
420.9			400%	0
430	Башка активдер/ Прочие активы	0		0
430.1	Материалдык эмес активдер/ Нематериальные активы		Капиталдын эсебинен чыгаруу/Вычет из капитала	
430.2	Башка активдердин калган бөлүгү/ Остальная часть прочих активов	0		0
430.3			0%	0

430.4			10%	0
430.5			20%	0
430.6			50%	0
430.7			100%	0
440	БАРДЫГЫ БОЛУП баланстык актив- дер (10-430- статья- лардын суммасы)/ ВСЕГО балансовых активов (сумма ст. 10-430)	0		0
450	Бардыгы болуп 1-категория боюн- ча/ Всего по катего- рии 1	0	0%	0
460	Бардыгы болуп 2-категория боюн- ча/ Всего по катего- рии 2	0	10%	0
470	Бардыгы болуп 3-категория боюн- ча/ Всего по катего- рии 3	0	20%	0
480	Бардыгы болуп 4-категория боюн- ча/ Всего по катего- рии 4	0	50%	0
490	Бардыгы болуп 5-категория боюн- ча/ Всего по катего- рии 5	0	100%	0
500	Бардыгы болуп 6-категория боюн- ча/ Всего по катего- рии 6	0	150%	0

510	Бардыгы болуп 7-категория боюнча/ Всего по категории 7	0	200%	0
520	Бардыгы болуп 8-категория боюнча/ Всего по категории 8	0	300%	0
530	Бардыгы болуп 9-категория боюнча/ Всего по категории 9	0	400%	0
539	Бардыгы болуп капиталдын эсебинен чыгарылгандар/ Всего вычетов из капитала	0		

№	Статьялар	Баланс боюнча	Кредиттик конверсия фактору, %	Кредиттик тобокелдик, %
540	Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер	0		
540.1			100%	0%
540.2			100%	10%
540.3			100%	20%
540.4			100%	50%
540.5			100%	100%
550	Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы кепилдиктер, резервдик аккредитивдер жана акцепт боюнча кепилдиктер	0		
550.1			100%	0%
550.2			100%	10%

550.3			100%	20%
550.4			100%	50%
550.5			100%	100%
551	Эл аралык сооданын алкагындагы соода бүтүмдөрүнө байланыштуу милдеттенмелер	0		
551.1			20%	0%
551.2			20%	10%
551.3			20%	20%
551.4			20%	50%
551.5			20%	100%
560	Конкреттүү бүтүмдөр менен байланышкан милдеттенмелер	0		
560.1			50%	0%
560.2			50%	10%
560.3			50%	20%
560.4			50%	50%
560.5			50%	100%
570	Соода бүтүмдөрүнө байланыштуу башка милдеттенмелер	0		
570.1			50%	0%
570.2			50%	10%

570.3			50%	20%
570.4			50%	50%
570.5			50%	100%
580	Кийинчерээк сатып алуу менен сатуу жөнүндө макулдашуулар	0		
580.1			100%	0%
580.2			100%	10%
580.3			100%	20%
580.4			100%	50%
580.5			100%	100%
590	Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер	0		
590.1			100%	0%
590.2			100%	10%
590.3			100%	20%
590.4			100%	50%
590.5			100%	100%
591	Кардарга алдын ала билдирүүсүз банктын каалаган убакта шартсыз кайтарып алууга/жокко чыгарууга укук берген милдеттенмелери	0	10%	100%
591.1			10%	0%
591.2			10%	10%

591.3			10%	20%
591.4			10%	50%
591.5			10%	100%
600	Валюталык операциялар	0		
600.1	1 жылдан аз	0		
600.1.1			2%	20%
600.1.2			2%	100%
600.2	1 жылдан 2 жылга чейин	0		
600.2.1			5%	20%
600.2.2			5%	100%
600.3	ар бир кийинки жылга	0		
600.3.1				20%
600.3.2				100%
610	Пайыздык чен менен операциялар	0		
610.1	1 жылдан аз	0		
610.1.1			0,5%	20%
610.1.2			0,5%	100%
610.2	1 жылдан 2 жылга чейин	0		
610.2.1			1%	20%
610.2.2			1%	100%
610.3	ар бир кийинки жылга	0		

610.3.1				20%
610.3.2				100%
620	Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер	0		
620.1			100%	
620.2			100%	
620.3			100%	
630	БАРДЫГЫ БОЛУП, баланстан тышкаркы милдеттенмелер (540-620-статьялардын статья суммасы)	0		
640	Бардыгы болуп, потенциалдуу жана лизингдик жоготууларды жана чыгым тартууларды жабууга атайын резервдер (мындан ары – чыгым тартууларды жабуу үчүн атайын резерв)	0		
640.1	Баланстык активдер боюнча чыгым тартууларды жабуу үчүн атайын резерв			
640.2	Баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча чыгымдарды жабуу үчүн атайын резерв			

650	БАРДЫГЫ БОЛУП, чыгым тартууларды жабуу үчүн резервди алып салганда, тобокелдик деңгээли боюнча өлчөнгөн баланстык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер, (440-статьястатья плюс 630-статьястатья минус 640-статьястатья).			
-----	--	--	--	--

СУБОРДИНАЦИЯЛАНГАН КАРЫЗ

№	Статьялар	Баланс боюнча	Үлүшү %	Орточо алынган маани
660	Мөөнөтсүз субординацияланган карыз			
670	5 жылдан ашык төлөө мөөнөтү калган		100%	0
680	4 жылдан 5 жылга чейин төлөө мөөнөтү калган		80%	0
690	3 жылдан 4 жылга чейин төлөө мөөнөтү калган		60%	0
700	2 жылдан 3 жылга чейин төлөө мөөнөтү калган		40%	0
710	1 жылдан 2 жылга чейин төлөө мөөнөтү калган		20%	0

720	1 жылдан аз төлөө мөөнөтү калган		0%	
730	Бардыгы болуп	0		0

**КАПИТАЛ ЖАНА КАПИТАЛДЫН
ШАЙКЕШТИГИНИН КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ**

№	Статьялар	Суммасы
	Биринчи деңгээлдеги капитал	
	Биринчи деңгээлдеги базалык капитал	
740	Жөнөкөй акциялар	
750	Артыкчылыктуу кумулятивдүү эмес акциялар (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга киргизүүгө ылайыктуу).	
760	Номиналдан ашыкча салынган капитал	
770	Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн резервдер	
780	Өткөн жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгым тартуулар)	
790	(-) Өтүп жаткан жылдын чыгым тартуулары	
800	(-) Материалдык эмес активдер (430.1-статья)	
810	(-) Консолидацияланбаган банктарга, финансы-кредит уюмдарына жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына инвестициялар (200.1, 210.1, 220.1, 230.1-статьялар, 390-статья, 400-статья)	
820	(-) Кийинкиге жылдырылган салыктык активдер	
830	(-) Банктын өз акцияларына тике же кыйыр инвестиция салуу	

840	Бардыгы болуп биринчи деңгээлдеги базалык капитал (740-830-статьялардын суммасы)	0
	Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал	
850	Жеке жана юридикалык жактар тарабынан киргизилген кошумча капитал	
860	Артыкчылыктуу акциялар (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга киргизүүгө ылайыксыз) жана алардын номиналдык наркынан жогору төлөнгөн сумма	
870	Капиталдын башка инструменттери (660-статья)	
880	(-) Өзүнүн жеке Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталына түз же кыйыр инвестициялар	
890	(-)Биринчи деңгээлдеги консолидацияланбаган банктардын Кошумча капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансы эмес уюмдардын капиталына (эгер мүмкүн болсо) инвестициялар	
900	Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал (820-860-статьялардын суммасы)	0
910	Биринчи деңгээлдеги жалпы капитал (840-статья жана 900-статья суммасы)	0
	Экинчи деңгээлдеги капитал	
920	Өтүп жаткан жылдын пайдасы	
930	Жалпы резервдер (киргизүүгө ылайыктуу)	
940	Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резервдер	

950	Консолидациялоодогу чет өлкө валютасын кайра эсептөө боюнча резервдер	
960	Пайданы текшилөө резерви	
970	Инвестициялар боюнча тобокелдиктерди жабууга резерв	
980	Банктын Директорлор кеңешинин жазуу жүзүндөгү арызы боюнча Улуттук банктын уруксаты менен Экинчи деңгээлдеги капиталдын курамына киргизилиши мүмкүн болгон капиталдын инструменттеринин жана карыз инструменттеринин бөлүгү	
990	Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген (Биринчи деңгээлдеги капиталга киргизилбеген) акцияларды сатуу баасы менен алардын эмиссиянын жыйынтыгы боюнча номиналдык наркынын ортосундагы айырма.	
1000	(-) Өзүнүн Экинчи деңгээлдеги капиталына тике же кыйыр инвестициялар	
1010	(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансы эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер мүмкүн болсо)	
1020	Бардыгы болуп, Экинчи деңгээлдеги капитал (920-1010-статьялардын суммасы)	0
1030	Бардыгы болуп, таза суммардык капитал (910-статья жана 1020-статьяларынын суммасы)	0

1040	Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (адекваттуулук) коэффициенти (1030-ст. / 650-ст.)	
1050	1-деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (адекваттуулук) коэффициенти (910-ст./650-ст.)	
1060	Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (адекваттуулук) коэффициенти (840-ст./650-ст.)	
	Маалымат үчүн:	
	Банктын өздүк каражаттары	0

«.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:

1) 2-тиркемеси «4-бөлүк. Пруденциалдык отчеттор. 4.9-бөлүкчө. Экономикалык ченемдер/көрсөткүчтөр. 4.9.1-пункт. Экономикалык ченемдердин сакталышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо тууралуу маалымат («Капитал буфери» көрсөткүчү) төмөнкү редакцияда баяндалсын:

« 2-тиркеме

Отчет:	4-бөлүк. Пруденциалдык отчеттор. 4.9-бөлүкчө. Экономикалык ченемдер/көрсөткүчтөр. 4.9.1-пункт. Экономикалык ченемдердин сакталышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо тууралуу маалымат («Капитал буфери» көрсөткүчү).			
Субъекттин аталышы				
Мезгилдүүлүгү	Ай сайын	Аты-жөнү		
		Тел.		
		Аткаруучу:		
Өлчөө бирдиги:	(миң сом/ тыс. сом)			

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы, банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгилениши	Банк капиталынын ченемин жана кошумча запастын («капитал буфери» көрсөткүчү)		Банктын капиталынын ченеминин жана кошумча запастын («капитал буферинин» көрсөткүчү) айкын мааниси	Банк капиталынын ченеминин жана кошумча запасынын белгиленген мааниси («капитал буферинин» көрсөткүчү)		Банк капиталынын белгиленген ченеминин жана кошумча запасынын четтөө («капитал буферинин» көрсөткүчү)
		Белгилениши	Мааниси				
Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү/Максимальный размер риска на одного заемщика	K1.1	C3		0	ашпаган	20%	0
		ТСК	0				
	K1.2	C3		0	ашпаган	20%	0
		СК	0				
	K1.3	МР		0	ашпаган	30%	0
		ТСК	0				
Капитал шайкештигинин ченемин	K2.1	ТСК	0	0	ашпаган	12% жана 14%**	0
		ЧРА+П*Кор	0				
	K2.2	КПУ	0	0	кем эмес	7,5% жана 9,5%**	0
		ЧРА	0				
	K2.3	БКПУ	0	0	кем эмес	6% жана 8%**	0
		ЧРА	0				
	K2.4	КПУ	0	0	кем эмес	6%	0
		СА+ЗО	0				
Ликвиддүүлүк ченемин	K3.1	ЛА	0	0	кем эмес	45%	0
		ОБ	0				

Чет өлкө валютасынын ликвиддүүлүгүнүн көрсөткүчү («капитал буфери» көрсөткүчү)	ПЛ	ЛАВ	0	0	кем эмес	8%	0
		ОВВ	0				
Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» көрсөткүчү)		ТСК	0	0			

«;

3) Отчёттун 2-тиркемеси «4-бөлүк. Пруденциалдык отчеттор. 4.9-бөлүкчө. Экономикалык ченемдер/көрсөткүчтөр. 4.9.3. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет» төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«

4.9.3 Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет/

Белгилениши	Ченемди эсептөө		Айкын мааниси	Белгиленген мааниси
	Белгилениши	Мааниси		
Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	Бланктык кредиттер		0	Таза суммардык капиталдын 50%нан ашпаган
	Таза суммардык капитал	0		
Ар бир банк эмес уюмга кайсы гана болбосун финансылык салымдарды жана кредиттерди кошо алганда, кайсы гана болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү/ Размер инвестиций		0	өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын 15%нан аз
	Өздүк (жөнгө салуучу) капитал/	0		

Банк эмес уюмдарга жалпы инвестициялардын максималдуу өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү		0	өздүк (жөнгө салынуучу) капиталдын 60 %нан аз
	Өздүк (жөнгө салуучу) капитал	0		
Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү	Чогуу алынган карыз		0	таза суммардык капиталдын 60%нан ашпаган
	Өздүк (жөнгө салуучу) капитал	0		
Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү (негизги каражаттар)	Инвестициялардын өлчөмү		0	төлөнгөн уставдык капиталдын өлчөмүнүн 100%нан ашпаган
	Төлөнгөн уставдык капитал	0		
Банктын мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестицияларынын жалпы өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү		0	таза суммардык капиталдын 100%нан ашпаган
	Таза суммардык капитал	0		
Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын жалпы өлчөмү	Инвестициялардын өлчөмү		0	таза суммардык капиталдын 50%нан ашпаган
	Таза суммардык капитал	0		
Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы өлчөмү	Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы суммасы		0	Таза суммардык капиталдын беш эсе өлчөмүнүн 100%нан ашпаган
	Таза суммардык капиталдын беш эсе өлчөмү	0		

Баалуу металл түрүндөгү активдердин максималдуу өлчөмү жана кардарлардын тапшырмасы боюнча баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырууга каражаттардын суммасы	Баалуу металл түрүндөгү активдердин көлөмү жана баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырууга каражаттардын суммасы		0	банктын төлөнгөн уставдык капиталынын 100%нан ашпаган
	Төлөнгөн уставдык капитал	0		
Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин максималдуу көлөмү*	Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин көлөмү	0	0	кредит портфелинин өлчөмүнүн 50%нан ашпаган
	Банктын кредит портфелинин өлчөмү/Размер кредитного портфеля банка	0		

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2025-жылдын 25-августундагы
№ 2025-П-07/42-2-(ДКП)
токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 9,25 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.

2. Токтом 2025-жылдын 26-августунан тартып күчүнө кирет.

3. Акча-кредит саясаты башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жайгаштырсун.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредит саясаты башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 18 июня 2025 года
№ 2025-П-12/28-1-(НПА)**

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;

- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7;

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6;

- «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4;

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;

- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13;
- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14;
- «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 декабря 2013 года № 52/7;
- «Об утверждении Положения «О классификации активов и формирования резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков небанковскими финансово-кредитными организациями» от 28 декабря 2020 года № 2020-П-33/75-4-(НФКУ);
- «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА);
- «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-3-(НПА).

2. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»,

ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», ОАО «Гарантийный фонд».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления методологии надзора, управления банковского надзора, управления надзора за небанковскими организациями и юридического управления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 18 июня 2025 года
№ 2025-П-12/28-1-(НПА)**

**Изменения
в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 следующие изменения:

в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) подпункт 4.1.1. пункта 4.1. дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«Банки могут классифицировать кредиты как «нормальные активы» в случае, если они соответствуют требованиям, указанным в подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Положения, а также если они обеспечены гарантиями международных финансовых организаций, банков и других финансово-кредитных организаций, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», который присвоен международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, или равнозначный рейтинг, который присвоен одним из рейтинговых агентств Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service и другими рейтинговыми агентствами, соответствующими критериям, установленным пунктом 3 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правления Национального банка от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА)»;

2) абзац первый подпункта 4.2.3. пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«Банк должен классифицировать кредит в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС), за исключением кредитов, соответствующих требованиям подпункта 4.2.7. настоящего Положения, как минимум как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 5 процентов в случае, если у заемщика доля доходов в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов составляет более 75 процентов.»;

3) пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.6. следующего содержания:

«4.2.6. Банк вправе формировать РППУ в размере 1% по кредитам, выданным в рамках программ, направленных на развитие женского предпринимательства в случае, если они соответствуют требованиям подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 настоящего пункта.

При этом программа должна предусматривать цель, финансовую поддержку с указанием условий (максимальная сумма, ставка, срок, вид обеспечения и т.д.), нефинансовую поддержку (в случае наличия), критерии отбора, механизмы реализации и управления программой, показатели эффективности и ожидаемые результаты.

После вступления в силу данной нормы все кредиты, в том числе все транши, выданные в рамках одной кредитной линии и до вступления в силу данной нормы, могут классифицироваться согласно вышеуказанному требованию.»;

4) пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.7. следующего содержания:

«4.2.7. Банк может создавать РППУ в размере 2% по крупному кредиту в иностранной валюте вне зависимости от структуры доходов в случае, если кредит соответствует требованиям подпунктов 4.2.1 и 4.2.2. настоящего пункта и выдан юридическому лицу на цели, имеющие стратегическое значение для Кыргызской Республики и/или способствующие экономическому росту страны.

Для целей настоящего Положения крупным кредитом определяется кредит, выдаваемый в размере не менее 100 млн сомов (эквивалент в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка на день выдачи кредита).

В случае если по такому кредиту наблюдаются определенные негативные тенденции, указанные в подпунктах 4.3.1 и 4.3.2. пункта 4.3. настоящего Положения, то банк должен классифицировать данный кредит как минимум как «субстандартный» с формированием РППУ в размере 15 процентов.

После вступления в силу данного пункта в случае, если заемщик или группа связанных заемщиков имеет действующий кредит, классифицированный по иной категории классификации (за исключением классифицированных активов), то по вновь выданному кредиту, соответствующему требованиям настоящего пункта, может быть применена категория классификации и размер РППУ согласно настоящему пункту.»;

5) пункт 4.3. дополнить пунктом 4.3.3. следующего содержания:

«4.3.3. Банк должен классифицировать кредит в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС), за исключением кредитов, соответствующих требованиям подпункта 4.2.7 настоящего Положения, как минимум как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 10 процентов в случае, если у заемщика доля доходов в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов составляет от 50 до 75 процентов.»;

6) пункт 4.3. дополнить подпунктом 4.3.4. следующего содержания:

«4.3.4. Банк должен классифицировать кредит в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС), за исключением кредитов, соответствующих требованиям подпункта 4.2.7. пункта 4.2. настоящего Положения, как минимум как «субстандартный» с формированием РППУ в размере 15 процентов в случае, если у заемщика доля доходов в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов составляет менее 50 процентов.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7 следующее изменение:

Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Женское предпринимательство – предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

2) второй абзац подпункта 3.2.1. пункта 3.2. изложить в следующей редакции:

«– виды кредитов в зависимости от целей кредитования и других условий, в том числе кредитов, направленных на развитие женского предпринимательства;».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6 следующие изменения:

в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 21 дополнить семнадцатым абзацем следующего содержания:

«Банки могут классифицировать активы как «нормальные активы» в случае, если они соответствуют требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Положения, а также если они обеспечены гарантиями международных финансовых организаций, банков и других финансово-кредитных организаций, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», который присвоен международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, или равнозначный рейтинг, который присвоен одним из рейтинговых агентств Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service и другими рейтинговыми агентствами, соответствующими критериям, установленным пунктом 3 Положения »Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими

банками Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правления Национального банка от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА)»;

2) пункт 22-1 изложить в следующей редакции:

«22-1. Банк должен классифицировать актив в иностранной валюте (кроме валют стран – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), за исключением активов, соответствующих требованиям пункта 22-5 настоящего Положения, как минимум как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 5 процентов в случае, если у клиента доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет более 75 процентов.»;

3) дополнить пунктом 22-4 следующего содержания:

«22-4. Банк вправе формировать РППУ в размере 1% по активам, несущим в себе кредитный риск и выданным в рамках специально разработанных банком программ, которые направлены на развитие женского предпринимательства, в случае, если они соответствуют требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Положения.

При этом программа должна предусматривать цель, финансовую поддержку с указанием условий (максимальная сумма, ставка, срок, вид обеспечения и т.д.), нефинансовую поддержку (в случае наличия), критерии отбора, механизмы реализации и управления программой, показатели эффективности и ожидаемые результаты.

После вступления в силу данной нормы все активы, несущие в себе кредитный риск, в том числе все транши, выданные в рамках одной линии финансирования и до вступления в силу данной нормы, должны классифицироваться согласно вышеуказанному требованию.»;

4) дополнить пунктом 22-5 следующего содержания:

«22-5. Банк может создавать РППУ в размере 2% по крупному активу, несущему в себе кредитный риск в иностранной валюте вне зависимости от структуры доходов, в случае, если данный актив соответствует требованию пункта 22 настоящего Положения и выдан юридическому лицу на цели, имеющие стратегическое значение

для Кыргызской Республики и/или способствующие экономическому росту страны.

Для целей настоящего Положения крупным активом, несущим в себе кредитный риск, определяется актив, выдаваемый в размере не менее 100 млн сомов (эквивалент в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка на день выдачи кредита).

В случае если по такому активу наблюдаются определенные негативные тенденции, указанные в пункте 23 настоящего Положения, то банк должен классифицировать данный актив как минимум как «субстандартный» с формированием РППУ в размере 15 процентов.

После вступления в силу данного пункта в случае, если клиент или группа связанных клиентов имеет действующий актив, классифицированный по иной категории классификации (за исключением классифицированных активов), то по вновь выданному активу, соответствующему требованиям настоящего пункта может быть применена категория классификации и размер РППУ в соответствии с настоящим пунктом.»;

5) пункт 23-1 изложить в следующей редакции:

«23-1. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе кредитный риск, в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС), за исключением активов, соответствующих требованиям пункта 22-5 настоящего Положения, как минимум как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 10 процентов в случае, если у клиента доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет от 50 до 75 процентов.»;

6) пункт 23-2 изложить в следующей редакции:

«23-2. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе кредитный риск, в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС), за исключением активов, соответствующих требованиям пункта 22-5 настоящего Положения, как минимум как «субстандартный» с формированием РППУ в размере 15 процентов в случае, если у клиента доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме валют стран – членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет менее 50 процентов.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4 следующее изменение:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной вышеуказанным постановлением:

1) подпункт 3 пункта 24 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) активы, обеспеченные гарантиями международных финансовых организаций, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», который присвоен рейтинговым агентством Standard & Poor's, или равнозначный рейтинг, который присвоен одним из рейтинговых агентств Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service и другими рейтинговыми агентствами, соответствующими критериям, установленным пунктом 3 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правления Национального банка от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА)».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения:

Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 3-4. следующего содержания:

«3-4. Женское предпринимательство – предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

2) абзац третий пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«– виды кредитов в зависимости от целей кредитования и других условий, в том числе кредитов, направленных на развитие женского предпринимательства;»;

3) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Выдача бланковых кредитов не должна быть распространенной практикой. Максимальный размер риска по бланковым кредитам не должен превышать 50% от размера чистого суммарного капитала банка (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – не более 50% от собственного капитала). При выдаче бланковых кредитов банк должен иметь доступ к качественной финансовой отчетности заемщика и кредитную историю работы с заемщиком в течение длительного (как минимум двух лет, за исключением кредитов в размере не более 300 000 сомов, длительность которых должна быть как минимум 12 месяцев) времени, предшествующего выдаче бланкового кредита.

Примечание: в максимальный размер риска по бланковым кредитам также должны включаться все кредиты, необеспеченные залогом, выданные до даты вступления в силу постановления Правления Национального банка от 24 апреля 2019 года № 2019-П-12/22-4-(НПА) и не соответствующие требованиям, указанным в данном постановлении Правления Национального банка.

Исключения из бланковых кредитов составляют кредиты, выданные физическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, совокупный остаток задолженности по которым не превышает 500 000 сомов, при соблюдении следующих условий:

- для потребительских кредитов: сумма кредита меньше или равна 300 000 сомам, срок – не более 36 месяцев, аннуитетный график погашения;

- для кредитов на предпринимательскую деятельность: сумма кредита меньше или равна 500 000 сомам, срок – не более 48 месяцев, аннуитетный график погашения.

Вышеуказанное исключение распространяется на кредиты при соблюдении одного из следующих условий:

- процентная ставка по кредиту не должна превышать значения средневзвешенной процентной ставки по потребительским кредитам (на конец периода), которая ежемесячно публикуется на официальном интернет-сайте Национального банка;

- кредит предоставляется на цели, связанные с оплатой услуг в сферах образования, здравоохранения, для ремонта жилья, приобретения товаров длительного пользования (бытовая техника, мебель, электроника) или развития личного подсобного хозяйства с перечислением денежных средств банком в безналичной форме на банковский счет организации/ИП, которые оказывают соответствующие услуги или реализуют товары, на основании предоставленных заемщиком документов на покупку товаров или получение услуг. При этом Банк обязан: 1) проводить верификацию договора, включая проверку наличия лицензии/регистрации организации/ИП и соответствие предмета договора заявленной цели кредита (при наличии договора); 2) получить подтверждение от организации/ИП о получении средств и фактическом оказании услуг/отгрузке товаров;

- кредит предоставляется индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Заемщик обязан предоставить банку документы, подтверждающие целесообразность и финансовую обоснованность проекта. Банк обязан проводить анализ представленных документов и оценивать риски, связанные с кредитованием;

- независимо от выбранного условия банк обязан разработать и применять соответствующую методологию расчета чистого дохода заемщика. При этом сумма кредитов, соответствующих вышеуказанным требованиям, не должна превышать годовой чистый доход заемщика (с учетом расходов заемщика).

Максимальный размер риска по кредитам, исключенным из расчета бланковых кредитов, не должен превышать 25% от чистого суммарного капитала (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – не более 25% от собственного капитала.».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие изменения:

Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:

«3-4. Женское предпринимательство – предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

2) третий абзац подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«– виды активов, которые несут в себе кредитный риск, в зависимости от целей финансирования и других условий, в том числе финансирования, направленного на развитие женского предпринимательства;»;

3) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Активы, несущие в себе кредитный риск, обеспечением по которым не является недвижимое имущество, движимое имущество, гарантии или поручительство и иные инструменты, рассматриваемые при классификации активов в качестве обеспечения, за исключением овердрафтов по платежным картам в рамках зарплатных проектов, считаются бланковыми и выдаются исключительно платежеспособному клиенту/партнеру (только резиденту) на основании его репутации и оценки уровня его доходов. Выдача бланковых активов, несущих в себе кредитный риск, не должна быть распространенной практикой. Максимальный размер риска по бланковым активам не должен превышать 50% от размера чистого суммарного капитала банка (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – не более 50% от собственного капитала). При выдаче бланковых активов, несущих в себе кредитный риск, банк должен иметь доступ к качественной финансовой

отчетности клиента и кредитную историю работы с клиентом в течение длительного (как минимум двух лет, за исключением активов в размере не более 300 000 сомов, длительность которых должна быть как минимум 12 месяцев) времени, предшествующего выдаче бланкового актива, которые несет в себе кредитный риск.

Примечание: в максимальный размер риска по бланковым активам также должны включаться все активы, необеспеченные залогом, выданные до даты вступления в силу постановления Правления Национального банка от 24 апреля 2019 года № 2019-П-12/22-4- (НПА) и не соответствующие требованиям, указанным в данном постановлении Правления Национального банка.

Исключения из бланковых активов составляют активы, несущие в себе кредитный риск и выданные физическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, совокупный остаток задолженности по которым не превышает 500 000 сомов, при соблюдении следующих условий:

- для потребительского финансирования: сумма актива меньше или равна 300 000 сомам, срок – не более 36 месяцев, аннуитетный график погашения;

- для активов на предпринимательскую деятельность: сумма актива меньше или равна 500 000 сомам, срок – не более 48 месяцев, аннуитетный график погашения.

Вышеуказанное исключение распространяется на активы при соблюдении одного из следующих условий:

- наценка/доход по активу, несущему в себе кредитный риск, не должна превышать значения средневзвешенной процентной ставки по потребительскому финансированию (на конец периода), которая ежемесячно публикуется на официальном интернет-сайте Национального банка;

- финансирование предоставляется на цели, связанные с оплатой услуг в сферах образования, здравоохранения, для ремонта жилья, приобретения товаров длительного пользования (бытовая техника, мебель, электроника) или развития личного подсобного хозяйства с перечислением денежных средств банком в безналичной форме на банковский счет организации/ индивидуального предпринимателя, оказывающих соответствующие

услуги или реализующих товары, на основании предоставленных клиентом документов на покупку товаров или получение услуг. При этом банк обязан: 1) проводить верификацию договора, включая проверку наличия лицензии/регистрации организации и соответствие предмета договора заявленной цели финансирования (при наличии договора); 2) получить подтверждение от организации о получении средств и фактическом оказании услуг/отгрузке товаров;

– актив предоставляется индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Клиент обязан предоставить банку документы, подтверждающие целесообразность и финансовую обоснованность проекта. Банк обязан проводить анализ представленных документов и оценивать риски, связанные с финансированием.

Независимо от выбранного условия банк обязан разработать и применять соответствующую методологию расчета чистого дохода заемщика. При этом сумма по активам, несущим в себе кредитный риск и соответствующим вышеуказанным требованиям, не должна превышать годовой чистый доход клиента (с учетом расходов клиента).

Максимальный размер риска по активам, несущим в себе кредитный риск и исключенным из расчета бланковых кредитов, не должен превышать 25% от чистого суммарного капитала (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – не более 25% от собственного капитала.».

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты)», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«– Женское предпринимательство – предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

2) абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«– виды кредитов в зависимости от целей кредитования и других условий, в том числе кредитов, направленных на развитие женского предпринимательства. При этом типовые кредитные продукты и договоры к ним должны быть унифицированы.».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 декабря 2013 года № 52/7 следующие изменения:

Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Женское предпринимательство – предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики»;

2) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:

«– виды активов, несущих в себе кредитный риск, в зависимости от целей финансирования и других условий, в том числе активов, направленных на развитие женского предпринимательства».

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и формирования резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков небанковскими финансово-кредитными организациями» от 28 декабря 2020 года № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) следующие изменения:

Положение «О классификации активов и формирования резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков небанковскими финансово-кредитными организациями», утвержденное вышеуказанным постановлением:

1) дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

«35-1. НФКО вправе формировать РППУ в размере 1% по кредитам, выданным в рамках программ, которые направлены на развитие женского предпринимательства в случае, если они соответствуют требованиям пункта 33.

При этом программа должна предусматривать цель, финансовую поддержку с указанием условий (максимальная сумма, ставка, срок, вид обеспечения и т.д.), нефинансовую поддержку (в случае наличия), критерии отбора, механизмы реализации и управления программой, показатели эффективности и ожидаемые результаты.

После вступления в силу данной нормы все кредиты, в том числе все транши, выданные в рамках одной кредитной линии и до вступления в силу данной нормы, должны классифицироваться согласно вышеуказанному требованию.»;

2) абзац четвертый пункта 54 изложить в следующей редакции:

«По «удовлетворительным» активам НФКО должна формировать РППУ в размере 2 процента, за исключением активов, указанных в пунктах 35 и 35-1, по которым размер РППУ должен составлять 1 процент.».

10. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА)» следующие изменения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

1) подпункт 3 пункта 25 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) активы или их часть, обеспеченные гарантиями международных финансовых организаций, имеющих долгосрочный суверенный кредитный рейтинг не ниже уровня «А», который присвоен рейтинговым агентством Standard & Poor's, или равнозначный рейтинг, который присвоен одним из рейтинговых агентств Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moody's Investors Service и другими рейтинговыми агентствами,

соответствующими критериям, установленным пунктом 3 Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правления Национального банка от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА)».

11. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-3-(НПА) следующие изменения:

в Правилах регулирования деятельности гарантийных фондов, утвержденных вышеуказанным постановлением:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) Женское предпринимательство – предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 18 июня 2025 года
№ 2025-П-09/28-2-(БС)

**О приостановлении действия постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О временном порядке по проведению
операций с казахским тенге
коммерческими банками, обменными бюро,
микрофинансовыми и микрокредитными компаниями
Кыргызской Республики»
от 18 марта 2022 года №2022-П-09/16-1-(БС)**

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Приостановить действие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном порядке по проведению операций с казахским тенге коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями Кыргызской Республики» от 18 марта 2022 года №2022-П-09/16-1-(БС) до 15 сентября 2025 года.

2. Юридическому управлению со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для

включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Управлению денежно-кредитных операций и управлению надзора за небанковскими организациями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний, имеющих право на покупку и продажу иностранной валюты, обменных бюро Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций» и ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс», а также Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения всех структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего банковский надзор.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-12/31-1-(НПА)**

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13;

– «О Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА);

– «Об утверждении Правил регулирования деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний» от 1 ноября 2019 года № 2019-П-33/55-2-(НФКУ);

– «Об утверждении Положения «О мерах воздействия, применяемых к небанковским финансово-кредитным организациям и другим юридическим лицам, поднадзорным Национальному банку Кыргызской Республики» от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12-(НФКУ);

– «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-3-(НПА).

2. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения Объединения юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций», Объединения юридических лиц «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, кредитных бюро, гарантийных фондов, операторов платежных систем и платежных организаций, Объединения юридических лиц «Ассоциация операторов платежных систем КГ (КЕЙ-ДЖИ)», коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Объединения юридических лиц «Ассоциация обменных бюро «Альянс» и обменных бюро.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

**Исполняющий обязанности
председателя**

М. Аттокуров

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-12/31-1-(НПА)

**Изменения
в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13 следующее изменение:

в Положении «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац третий преамбулы изложить в следующей редакции:

«Досудебному обжалованию подлежат любые решения Национального банка, за исключением решений Правления Национального банка, которые обжалуются в суд, и решений, рассматриваемых в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации»».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Досудебное обжалование решений Национального банка является обязательным. Досудебному обжалованию подлежат любые решения Национального банка, за исключением решений Правления Национального банка, которые обжалуются в суд, и решений, рассматриваемых в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации»».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний» от 1 ноября 2019 года № 2019-П-33/55-2-(НФКУ) следующее изменение:

в Правилах регулирования деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Досудебное обжалование решений Национального банка является обязательным. Досудебному обжалованию подлежат любые решения Национального банка, за исключением решений Правления Национального банка, которые обжалуются в суде, и решений, рассматриваемых в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации»».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О мерах воздействия, применяемых к небанковским финансово-кредитным организациям и другим юридическим лицам, поднадзорным Национальному банку Кыргызской Республики» от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) следующее изменение:

в Положении «О мерах воздействия, применяемых к небанковским финансово-кредитным организациям и другим юридическим лицам, поднадзорным Национальному банку Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Досудебное обжалование решений Национального банка является обязательным. Досудебному обжалованию подлежат любые решения Национального банка, за исключением решений Правления Национального банка, которые обжалуются в суде, и решений, рассматриваемых в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации»».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-3-(НПА) следующие изменения:

в Правилах регулирования деятельности гарантийных фондов, утвержденных вышеуказанным постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Гарантийные фонды осуществляют свою деятельность путем предоставления гарантий по обязательствам клиентов по договорам финансирования, а также в рамках соглашений с финансово-кредитными организациями/международными финансовыми организациями. При этом под финансированием понимается предоставление финансово-кредитной организацией/международной финансовой организацией кредита, финансирования в соответствии с исламскими принципами или их заменителей в виде банковской гарантии, лизинга, торгового финансирования или финансирования факторинга.»;

2) в пункте 3:

– подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) Клиент - юридическое или физическое лицо, занимающееся индивидуальной трудовой или предпринимательской деятельностью, получившее коммерческое финансирование, бюджетное кредитование в финансово-кредитной организации/международной финансовой организации, или физическое лицо - гражданин Кыргызской Республики, получившее ипотечное финансирование или финансирование в рамках государственной программы/проекта, часть которого обеспечена гарантией.»;

– в подпункте 2 после слов «финансово-кредитной организацией» дополнить словами «/международной финансовой организацией»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Гарантийная деятельность - деятельность, способствующая повышению доступности финансирования клиентам и направленная на снижение части кредитных рисков финансово-кредитных организаций/международных финансовых организаций путем предоставления гарантий.»;

- в подпункте 6 после слов «финансово-кредитной организации» дополнить словами «/международной финансовой организации»;

- дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7) Финансово-кредитные организации - банки, небанковские финансово-кредитные организации, которые на основании выданных им лицензий (свидетельств) Национального банка Кыргызской Республики имеют право осуществлять банковские операции, а также ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» и уполномоченный орган по реализации государственной политики в области бюджетного кредитования, заключившие с гарантийным фондом соглашение о сотрудничестве.

8) Международные финансовые организации - организации, создаваемые на основе межгосударственных (международных) соглашений, осуществляющие финансирование в Кыргызской Республике и заключившие с гарантийным фондом соглашение о сотрудничестве (далее – МФО).»;

- 3) в пункте 5:

- абзац первый после слов «финансово-кредитной организацией» дополнить аббревиатурой «/МФО»;

- абзац второй после слов «финансово-кредитными организациями» дополнить аббревиатурой «/МФО»;

- 4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Гарантийные инструменты предоставляются на часть обязательства клиента перед финансово-кредитной организацией/МФО в соответствии с политикой предоставления гарантий.»;

- 5) в пункте 15:

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

«– финансовые трудности одного заемщика могут привести к проблемам выплаты по договорам финансирования, обеспеченным гарантиями, и у других лиц;»;

– абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«– финансирование выдано и юридическому лицу, и участнику/учредителю этого юридического лица;»;

– абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«– один и тот же источник используется для погашения финансирования, включая ситуацию, когда заемщики используют финансирование для участия в общем предприятии или общей деятельности, или когда оба используют один и тот же вторичный источник погашения (обеспечение);»;

6) в пункте 19 после слов «финансово-кредитной организацией» дополнить аббревиатурой «/МФО»;

7) первый абзац пункта 26 изложить в следующей редакции:

«26. Гарантийные фонды должны соблюдать лимит по гарантиям на рефинансирование. Совокупная сумма выданных гарантий по рефинансируемым кредитам/финансированию в соответствии с исламскими принципами не должна превышать 10% от собственного капитала гарантийного фонда. Из данного норматива могут быть исключены гарантии, по которым не наблюдаются просроченные платежи в течение 180 дней после выдачи гарантий по рефинансированному кредиту/финансированию в соответствии с исламскими принципами.»;

8) пункт 27 после слов «финансово-кредитной организацией» и «финансово-кредитную организацию» дополнить аббревиатурой «/МФО»;

9) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Ответственность гарантийного фонда при неисполнении или ненадлежащем исполнении клиентом обеспеченного гарантией обязательства определяется политикой предоставления гарантий, соглашением о сотрудничестве с финансово-кредитными организациями/международными финансовыми организациями и в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.»;

10) второе предложение пункта 32 исключить;

11) пункты 33, 34, 35 и 36 после аббревиатуры «ФКО» дополнить аббревиатурой «/МФО»;

12) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Досудебное обжалование решений Национального банка является обязательным. Досудебному обжалованию подлежат любые решения Национального банка, за исключением решений Правления Национального банка, которые обжалуются в суде, и решений, рассматриваемых в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации».».

13) в Приложении 1:

- в строке 9:

в наименовании разделов 3.А6 и 3.А6-1 слова «кредитах, по которым» заменить словами «финансировании, по которому»;

в наименовании разделов 3.А.7 и 3.А.7-1 слова «действующим кредитам (на отчетную дату), по которым» заменить словами «действующему финансированию (на отчетную дату), по которому».

- строку 10 после аббревиатуры «ФКО» дополнить аббревиатурой «/МФО»;

14) в Приложении 2:

- в столбцах 4 и 18 после аббревиатур «ФКУ» дополнить аббревиатурами «/ЭФУ»;

- в столбцах 4 и 18 после аббревиатур «ФКО» дополнить аббревиатурами «/МФО»;

- в столбцах 5 и 31 слова «кредиттик», «кредит» заменить словами «каржылоо»;

- в столбцах 6, 7, 8, 9, 11, 19 и 20 слова «кредиттин» заменить словами «каржылоонун»;

- в столбце 5 слова «Кредитная линия» заменить словами «Линия финансирования»;

- в столбцах 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 и 31 слова «кредита» и «кредиту» заменить словами «финансирования»;

- название столбца 11 изложить в следующей редакции:

«Каржылоонун номиналдык пайыздык чени (үстөк баа/киреше, % түрүндө)/Номинальная процентная ставка (наценка/доход, в %) по финансированию»;

15) в Приложении 3:

– в разделе 3.A1, 3.A1-1, 3.A2:

слово «кредиттердин» заменить словом «каржылоонун»;

слово «кредитов, по которым» заменить словом «финансирования, по которому»;

слово «кредиттер» заменить словом «каржылоо»;

слова «Действующие кредиты (на отчетную дату), по которым» заменить словами «Действующее финансирование (на отчетную дату), по которому»;

– в разделах 3.A6 и 3.A6-1 слова «кредиттер» заменить словами «каржылоо», слова «кредитах, по которым» словами «финансировании, по которому»;

– в разделах 3.A7 и 3.A7-1 слова «кредиттер» заменить словами «каржылоо», слова «действующим кредитам (на отчетную дату), по которым» заменить словами «действующему финансированию (на отчетную дату), по которому»;

– в разделах 4, 4.A1, 4.A2, 4.B1, 4.B2, 4.B1, 4.B2, 4.Г1, 4.Г2, 10, 14 и 15:

– после аббревиатур «ФКУ» дополнить аббревиатурами «/ЭФУ»;

– после аббревиатур «ФКУнун» дополнить аббревиатурами «/ЭФУнун»;

– после аббревиатур «ФКО» дополнить аббревиатурами «/МФО»;

– слова «кредиттер», «кредиттери», «кредит» заменить словами «каржылоо»;

– слова «кредиттин» заменить словами «каржылоонун»;

– слова «Кредиты с гарантией, выданные» заменить словами «Финансирование с гарантией, выданное»;

– слово «кредита» заменить словом «финансирования»;

– слова «кредит, обеспеченный» заменить словами «финансирование, обеспеченное»;

– слова «Действующие кредиты ФКО-партнеров, обеспеченных гарантией (на отчетную дату)» заменить словами «Действующее финансирование ФКО/МФО-партнеров, обеспеченное гарантией (на отчетную дату)».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-12/31-2-(НПА)**

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении «Правил создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года № 26/3;

– «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5;

– «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА);

– «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА).

2. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления банковского надзора, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

**Исполняющий обязанности
председателя**

М. Аттокуров

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-12/31-2-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года № 26/3 следующие изменения:

в Правилах создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.3. дополнить вторым абзацем в следующего содержания:

«Срок действия разрешения Национального банка, выданного в рамках настоящих Правил, составляет не более 6 месяцев с даты выдачи.»;

– пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

«1.5. Размер любых инвестиций, включая любые финансовые вложения и кредиты в каждую небанковскую организацию, в том числе при создании и/или приобретении дочерней или зависимой компании, должен составлять менее двадцати процентов собственного (регулятивного) капитала банка. При этом общий размер таких инвестиций не может превышать шестидесяти процентов собственного (регулятивного) капитала банка. В целях настоящих Правил под собственным (регулятивным) капиталом банка подразумевается капитал Первого уровня, который рассчитывается в соответствии с Инструкцией по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА).»;

- дополнить пунктом 1.5-1. следующего содержания:

«1.5-1. Банку необходимо получить письменное разрешение Национального банка в следующих случаях:

- при каждой последующей инвестиции в дочернюю или зависимую компанию, увеличивающую размер инвестиций банка на 5% от размера собственного капитала банка;

- при увеличении доли в капитале зависимой компании, в результате которой она определяется как дочерняя компания банка.»;

- пункт 2.1. дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«17) деятельность в области электрической связи и передачи данных (деятельность оператора телекоммуникаций) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

- дополнить пунктом 2.1-2. следующего содержания:

«2.1-2. Дочерние или зависимые компании банка могут осуществлять только виды деятельности, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил. Данное требование не применяется к компаниям, относящимся к подпункту 17 пункта 2.1. в случае, если на момент выдачи разрешения Национального банка и на момент сделки (в результате которой у банка возникает дочерняя или зависимая компания) дочерняя или зависимая компания уже осуществляла иные виды деятельности, не указанные в п. 2.1. настоящих Правил. При этом в дальнейшем дочерняя или зависимая компания банка не вправе осуществлять иные виды деятельности.»;

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Дочерняя компания дочерней компании банка может осуществлять только виды деятельности, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил. Данное требование не применяется к дочерним компаниям дочерних компаний, относящихся к подпункту 17 пункта 2.1 в случае, если на момент сделки (в результате которой у дочерней компании банка возникает дочерняя компания) дочерняя компания дочерней компании уже осуществляла иные виды деятельности, не указанные в пункте 2.1. настоящих Правил. При этом в дальнейшем дочерняя компания дочерней компании не вправе осуществлять иные виды деятельности.»;

- дополнить пунктом 3.1-1. следующего содержания:

«3.1-1. При создании и/или приобретении дочерней или зависимой компании, осуществляющей деятельность, указанную в подпункте 17 пункта 2.1. настоящих Правил, дополнительно к условиям, предусмотренным пунктом 3.1., банк должен обеспечить:

- наличие в банке эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, адекватной масштабам и специфике деятельности дочерней/зависимой компании;
- наличие у банка необходимой квалификации и ресурсов для эффективного управления дочерней/зависимой компанийей.»;
- в пункте 3.4.:

в подпункте 3 после слов «стабильность банка,» дополнить словами «в том числе рыночных рисков, рисков концентрации, репутационных рисков.»;

в подпункте 6 после слов «с учетом» дополнить словами «бизнес-плана»;

подпункт 11 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

«– анализ законодательства страны места нахождения дочерней организации, подтверждающий возможность проведения Национальным банком консолидированного надзора.»;

- дополнить пунктом 3.4-1. следующего содержания:

«3.4-1. Дополнительно для вида деятельности, указанного в подпункте 17 пункта 2.1. настоящих Правил, банк представляет в Национальный банк следующие документы:

- финансовые прогнозы дочерней/зависимой компании на период не менее трех лет, подтверждающие финансовую устойчивость дочерней/зависимой компании и соответствующие требованиям нормативных правовых актов Национального банка;
- подтверждение о наличии у банка необходимой квалификации и ресурсов для эффективного управления дочерней/зависимой компанийей;
- результаты проверки (due diligence) дочерней/зависимой компании, включающей финансовый, правовой и репутационный анализ.»;
- в пункте 5.1.:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«– невыполнения банком требований, указанных в пункте 3.1. и 3.1-1. настоящих Правил.»;

дополнить восьмым и девятым абзацами следующего содержания:

«– отсутствие возможности проведения Национальным банком консолидированного надзора в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка;

– отсутствие возможности проведения потенциальной реструктуризации банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

– в пункте 8.1. после слов «дочерними» дополнить словами «или зависимыми компаниями».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5 следующие изменения:

в Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами», утвержденной вышеуказанным постановлением:

– подпункты 2,3,4 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (норматив K1.2), превышает 20% от собственного (регулятивного) капитала (далее – СК) банка;

3) максимальный размер риска по межбанковским размещениям в другой банк, связанный с банком (норматив K1.4), превышает 20% СК;

4) общая сумма всех кредитов и их заменителей, предоставленных всем аффилированным и/или связанным с банком лицам, превышает 60% СК банка.»;

– пункт 7 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«Банк не имеет права выдавать кредиты, кредитные заменители или предоставлять любые активы, несущие в себе кредитный риск, дочерним или зависимым компаниям, осуществляющим услуги, которые указаны в подпункте 17 пункта 2.1. Правил создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики, утвержденных постановлением

правления Национального банка от 10 июня 2009 года №26/3, а также членам наблюдательного и исполнительного органа таких компаний.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) следующее изменение:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- подпункт 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:

«3) инвестиции (в виде акций или долевого участия в капитале) в другие неконсолидированные банки и финансово-кредитные организации, а также нефинансовые организации, в том числе инвестиции в дочерние компании. Если банк инвестирует в эти организации дополнительный капитал Первого уровня или Капитал Второго уровня, эти инвестиции должны вычитаться из соответствующего капитала;».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА) следующие изменения:

в Положении «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзацы второй и третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

«- для заемщиков или группы связанных заемщиков, кроме банков (K1.2) – 20%;

- для банков (K1.4) – 20%.»;

- в первом абзаце пункта 41 слова «чистого суммарного капитала банка» заменить словами «собственного (регулятивного) капитала банка»;

- в пункте 42 цифру «15%» заменить цифрой «20%»;

- пункт 56 дополнить пятым абзацем следующего содержания:

«– при инвестиционной деятельности банк должен учитывать риски концентрации, связанные с инвестициями в дочерние/зависимые компании, разработать и внедрить процедуры оценки и управления рисками, адекватные характеру и масштабам деятельности дочерних/зависимых компаний;»;

- подпункт «а» пункта 57 дополнить седьмым абзацем следующего содержания:

«– в дочерние и зависимые компании;».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-09/31-3-(НПА)**

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13;

– «Об утверждении Положения «О 7-дневном кредите Национального банка Кыргызской Республики» от 29 января 2014 года № 2/5;

– «Об утверждении Положения «О кредите для поддержания ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1;

– «Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции» от 14 июня 2017 года № 2017-П-09/24-6-(НПА);

– «Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты» от 17 января 2024 года № 2024-П-09/1-2-(НФКУ).

2. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Управлению денежно-кредитных операций в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций, привлекающих депозиты, Ассоциации микрофинансовых организаций, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления методологии надзора, управления банковского надзора, управление надзора за небанковскими организациями, управления бухгалтерского учета и отчетности, управления денежно-кредитной политики и юридического управления Национального банка Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

**Исполняющий обязанности
председателя**

М. Аттокуров

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-09/31-3-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 следующие изменения:

в Положении «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– подпункт 2 пункта 41 после слов «ноты Национального банка,» дополнить словами «ценные бумаги международных финансовых организаций, выпущенные и размещенные на территории Кыргызской Республики при наличии у эмитента долгосрочного суверенного кредитного рейтинга не ниже наивысшей (AAA) или следующей за наивысшей (AA+), который присвоен рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service (США), Standard & Poors (США), Fitch Ratings (Великобритания)»

– второе предложение пункта 41-1 изложить в следующей редакции:

«Требования к максимальному объему залогового обеспечения в виде прав требования по кредитам определяются Правлением Национального банка по рекомендации КДКР и устанавливаются в процентном отношении к общему объему залогового обеспечения».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О 7-дневном кредите Национального банка» от 29 января 2014 года № 2/5 следующие изменения:

в Положении «О 7-дневном кредите Национального банка», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– второе предложение пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:

«Предметом залога являются государственные ценные бумаги Кабинета Министров Кыргызской Республики, ноты Национального банка и ценные бумаги международных финансовых организаций, выпущенные и размещенные на территории Кыргызской Республики при наличии у эмитента долгосрочного суверенного кредитного рейтинга не ниже наивысшей (AAA) и следующей за наивысшей (AA+), который присвоен рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service (США), Standard & Poors (США), Fitch Ratings (Великобритания) (далее – ценные бумаги).».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите для поддержания ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1 следующие изменения:

в Положении «О кредите для поддержания ликвидности», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 6 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка»;

– пункт 9 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка».

– первое предложение пункта 18 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции» от 14 июня 2017 года № 2017-П-09/24-6-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О кредите последней инстанции», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 6 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка»;

- пункт 9 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты» от 17 января 2024 года № 2024-П-09/1-2-(НФКУ) следующие изменения:

в Положении «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 6 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка»;

- в пункте 9 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 июня 2025 года
№ 2025-П-09/31-4-(НПА)

**О внесении изменений
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О предоставлении кредита
Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики»
от 15 августа 2018 года № 2018-П-09\33-1-(НПА)»**

В соответствии со статьями 5, 6, 9, 35 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О предоставлении кредита Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики» от 15 августа 2018 года № 2018-П-09\33-1-(НПА)» следующие изменения:

в Положении «О предоставлении кредита Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 5 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка»;
- пункт 6 после слов «Правлением Национального банка» дополнить словами «по рекомендации Комитета по надзору Национального банка».

- дополнить Положение пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Заявление-ходатайство о предоставлении кредита Агентству рассматривается Национальным банком в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Национальный банк заявления-ходатайства и всех документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения и соответствующих требованиям Национального банка.»;

- дополнить Положение пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Оценка активов, предлагаемых в качестве залогового обеспечения по кредиту Национального банка, осуществляется в соответствии с внутренними документами Национального банка.

Стоимость залогового обеспечения в виде государственных ценных бумаг Кабинета Министров Кыргызской Республики и нот Национального банка определяется исходя из номинальной стоимости ценной бумаги.»;

- первое предложение пункта 14 после слов «Национального банка» дополнить словами «но не ниже учетной ставки Национального банка, действующей на день принятия решения о предоставлении кредита.».

2. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Управлению денежно-кредитных операций в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления методологии надзора, управления банковского надзора, управления

бухгалтерского учета и отчетности, управления денежно-кредитной политики и юридического управления Национального банка Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

Исполняющий обязанности председателя

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 9 июля 2025 года
№ 2025-П-14/33-2-(ПС)

**О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по
предоставлению удаленного/дистанционного
обслуживания в Кыргызской Республике»
от 15 апреля 2015 года № 22/3**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3 (прилагается).

2. Юридическому управлению:

- в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года.

4. Коммерческие банки, платежные организации и иные юридические лица, предоставляющие банковские и платежные услуги, в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления должны адаптировать мобильные приложения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При этом внедряемые мобильные приложения, а также приобретаемые с 1 августа 2025 года банкоматы и платежные терминалы должны иметь специальные функции или иные возможности, в том числе решения, предоставляемые третьими сторонами, которые позволят лицам с ограниченными возможностями здоровья пользоваться оказываемыми услугами.

Коммерческие банки, платежные организации и иные юридические лица, предоставляющие банковские и платежные услуги, должны адаптировать банкоматы и платежные терминалы, установленные до 1 августа 2025 года, в соответствии с требованиями пункта 7-1 Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 апреля 2015 года № 22/3, до 31 декабря 2030 года.

5. Управлению методологии и лицензирования платежных систем в течение 3 (трех) рабочих дней после официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных систем KG (КЕЙ-ДЖИ)», коммерческих банков и платежных организаций.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления надзора за платежными системами, управления банковского надзора, отдела по защите прав потребителей, а также областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии и лицензирования платежных систем.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 9 июля 2025 года
№ 2025-П-14/33-2-(ПС)

**Изменение
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О минимальных требованиях
по предоставлению удаленного/дистанционного
обслуживания
в Кыргызской Республике»
от 15 апреля 2015 года № 22/3**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике» от 15 апреля 2015 года № 22/3 следующее изменение:

в Положении «О минимальных требованиях по предоставлению удаленного/дистанционного обслуживания в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 7-1 изложить в следующей редакции:

«7-1. Поставщик услуг должен предусмотреть в мобильных приложениях, банкоматах и платежных терминалах специальные функции или иные возможности, в том числе решения, предоставляемые третьими сторонами, которые позволят лицам с ограниченными возможностями здоровья пользоваться оказываемыми услугами, а также информировать их об этих возможностях.

Специальные функции, внедряемые для лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны позволять им совершать операции в мобильных приложениях, банкоматах и платежных терминалах (соответствующая настройка размера шрифтов, разделов, иконок, скорости и громкости воспроизведения аудиосопровождения, контрастность цветов, функции озвучивания текста на экране мобильных приложений, наличие специальных выделений на панели и т.д.).».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 июля 2025 года
№ 2025-П-09/34-1-(БС)**

О временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Приостановить действие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызской Республики» от 11 марта 2022 года № 2022-П-09/14-1-(БС) в отношении коммерческих банков в части вывоза неветхих наличных долларов США за пределы Кыргызской Республики до 1 октября 2025 года.

2. Коммерческим банкам:

– при проведении операций по вывозу неветхих наличных долларов США строго соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в целях устранения рисков, связанных с возможностью применения международных санкций;

– после проведения операций по вывозу неветхих наличных долларов США за пределы Кыргызской Республики

в течение 2 (двух) рабочих дней предоставлять информацию (отчет) по указанной операции в Национальный банк Кыргызской Республики.

3. Юридическому управлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующих документов:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 октября 2025 года.

5. Управлению денежно-кредитных операций и управлению надзора за небанковскими организациями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний, имеющих право на покупку и продажу иностранной валюты, обменных бюро Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций» и ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс», а также Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения всех структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление банковского надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 июля 2025 года
№ 2025-П-12/34-2-(БС)

**О внесении изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики
«О реализации распоряжения Кабинета Министров
Кыргызской Республики
от 17 марта 2025 года № 171-р» от 4 апреля
2025 года № 2025-П-12/14-1-(БС)**

В целях обеспечения стабильности финансовой системы и экономической безопасности Кыргызской Республики, реализации распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 марта 2025 года № 171-р и в соответствии со статьями 4, 5, 9, 28, 41 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О реализации распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 марта 2025 года № 171-р» от 4 апреля 2025 года № 2025-П-12/14-1-(БС) следующее изменение:

- дополнить пунктом 3-1. следующего содержания:

«3-1. Установить расчетному банку экономический норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.3), на уровне не более 50%. Данное значение норматива K1.3 применяется

для расчетного банка исключительно для проведения операций, связанных с реализацией распоряжения Кабинета Министров.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческих банков Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 23 июля 2025 года
№ 2025-П-12/35-1-(НПА)

**О внесении изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики
«О приостановлении действия постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О временных решениях в сфере проведения обменных
операций с иностранной валютой»
от 22 июля 2022 года №2022-П-33/45-2-(НПА)»
от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)**

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года № 2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 1 слова «до 1 августа 2025 года» заменить словами «до 1 февраля 2026 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 1 (одного) рабочего дня опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Управлению надзора за небанковскими организациями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс» и обменных бюро Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 июля 2025 года
№ 2025-П-07/37-1-(ДКП)**

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 9,25 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 июля 2025 года.
3. Управлению денежно-кредитной политики разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитной политики.

Исполняющий обязанности председателя

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 июля 2025 года
№ 2025-П-15/38-1-(НПА)

**О внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Минимальных требований
по формированию кредитного портфеля, принимаемого
в качестве залогового обеспечения»
от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)»**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Минимальных требований по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения» от 27 декабря 2017 года № 2017-П-15/54-4-(НПА)»:

в Минимальных требованиях по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 4 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

- «- финансирование «зеленых» проектов;
- финансирование женского предпринимательства.»;
- в подпункте 1 пункта 5 слова «закупочные акты,» исключить;

- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Требования к максимальному объему залогового обеспечения в виде прав требования по кредитам устанавливаются Правлением Национального банка по рекомендации Комитета денежно-кредитного регулирования или Комитета по надзору в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка и устанавливаются в процентном отношении к общему объему залогового обеспечения.»;

- пункт 15 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1) ценные бумаги международных финансовых организаций, выпущенные и размещенные на территории Кыргызской Республики при наличии у эмитента долгосрочного суверенного кредитного рейтинга не ниже наивысшего (AAA) и следующего за наивысшим (AA+), который присвоен рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service (США), Standard & Poors (США), Fitch IBCA (Великобритания);».

2. Юридическому управлению:- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики, небанковских финансово-кредитных организаций, привлекающих депозиты.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление бухгалтерского учета и отчетности.

**Исполняющий обязанности
председателя**

М. Аттокуров

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 июля 2025 года
№ 2025-П-12/38-3-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам торгового финансирования

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;

- «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4;

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6;

- «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА);

– «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 года № 2023-П-10/43-5-(НПА).

2. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 5 Приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», ОАО «Гарантийный фонд».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления методологии надзора, управления банковского надзора, управления надзора за небанковскими организациями и юридического управления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

**Исполняющий обязанности
председателя**

М. Аттокуров

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 июля 2025 года
№ 2025-П-12/38-3-(НПА)

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
по вопросам торгового финансирования**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 следующее изменение:

в Положении о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Банки могут классифицировать забалансовые обязательства независимо от валюты выдачи в категории «нормальные», если они соответствуют условиям, указанным в подпункте 1 пункта 30 Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА).».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 28 декабря 2009 года № 51/4 следующее изменение:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Настоящей Инструкцией определяются следующие процентные размеры факторов кредитной конверсии для забалансовых обязательств:

1) фактор кредитной конверсии – 10%:

- забалансовые обязательства, по которым банк имеет право безусловного отзыва/аннулирования в любое время без предварительного уведомления клиента;

2) фактор кредитной конверсии – 20% при соблюдении всех следующих условий одновременно:

а) срок забалансового обязательства не превышает один год;

б) забалансовое обязательство имеет прямую и непосредственную связь с поставкой или закупкой товаров или услуг в рамках международной торговли;

в) по своей природе забалансовое обязательство является самоликвидирующимся, и его погашение или исполнение обусловлено предоставлением документов, относящихся к базовой торговой сделке;

г) операция структурирована в соответствии с общепринятыми международными правилами и практикой в области торгового финансирования;

3) фактор кредитной конверсии – 50%:

а) забалансовые обязательства, связанные с конкретной сделкой (например, аккредитив, гарантирующий заказчику возмещение убытков при невыполнении подрядчиком своих обязательств в строительном проекте и другие подобные обязательства);

б) краткосрочные самоликвидирующиеся обязательства, связанные с торговыми операциями (например, документарный аккредитив, обеспеченный отгрузкой товаров);

4) фактор кредитной конверсии – 100%:

а) обязательства по предоставлению актива;

б) кредитные заменители (например, общие гарантии, резервные аккредитивы, гарантии по акцептованию), т.е. документы (независимо от названия), представляющие собой юридические обязательства

банка по выплате средств третьей стороне, если клиент банка, от лица которого выдана гарантия или выдан аккредитив, не может выплатить средства, выданные авансом третьей стороне по договорному соглашению или подобным образом;

в) соглашения о продаже с последующим выкупом и продажа активов с правом контрагента вернуть актив в определенных случаях;

г) обязательства по покупке активов;

д) прочие забалансовые обязательства, не вошедшие в предыдущие категории.».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6 следующее изменение:

в Положении о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:

«Банки могут классифицировать забалансовые обязательства независимо от валюты выдачи в категории «нормальные», если они соответствуют условиям фактора кредитной конверсии в размере 20%, указанным в пункте 29 Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 28 декабря 2009 г. № 51/4.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Настоящей Инструкцией определяются следующие процентные размеры факторов кредитной конверсии для забалансовых обязательств:

1) низкий риск (фактор кредитной конверсии – 20%) при соблюдении всех следующих условий одновременно:

а) срок забалансового обязательства не превышает один год;

б) забалансовое обязательство имеет прямую и непосредственную связь с поставкой или закупкой товаров или услуг в рамках международной торговли;

в) по своей природе забалансовое обязательство является самоликвидирующимся, и его погашение или исполнение обусловлено предоставлением документов, относящихся к базовой торговой сделке;

г) операция структурирована в соответствии с общепринятыми международными правилами и практикой в области торгового финансирования;

2) средний риск (фактор кредитной конверсии – 50%):

а) забалансовые обязательства, связанные с конкретной сделкой (например, аккредитив, гарантирующий заказчику возмещение убытков при невыполнении подрядчиком своих обязательств в строительном проекте и другие подобные обязательства);

б) краткосрочные самоликвидирующиеся обязательства, связанные с торговыми операциями (например, документарный аккредитив, обеспеченный отгрузкой товаров);

3) полный риск (фактор кредитной конверсии – 100%):

а) обязательства на выдачу кредитов;

б) прямые кредитные заменители (например, общие гарантии по кредитам, резервные аккредитивы, гарантии по акцептованию), т.е. документы (независимо от названия), представляющие собой юридические обязательства банка по выплате средств третьей стороне, если клиент банка, от лица которого выдана гарантия или выдан аккредитив, не может выплатить средства, выданные авансом третьей стороне по контрактному соглашению или подобным образом;

- в) соглашения о продаже с последующим выкупом и продажа активов, с правом контрагента вернуть актив в определенных случаях;
 - г) обязательства по покупке активов;
 - д) все прочие забалансовые обязательства, не вошедшие в предыдущие категории.»;
- 2) Приложение к Инструкции изложить в следующей редакции:

**«Приложение к Инструкции
по определению
стандартов достаточности
(адекватности) капитала
коммерческих банков
Кыргызской Республики,
утвержденной постановлением
Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 12 октября 2022 года
№ 2022-П-12/63-1-(НПА)**

АКТИВЫ

№	Статьи	По балансу	Кредитный риск, %	Взвешенное значение
10	Банкноты и монеты	0		0
10.1			0%	
10.2			10%	0
10.3			20%	0
10.4			50%	0
10.5			100%	0
20	Денежные активы в расчетах	0		0
20.1			0%	
20.2			10%	0
20.3			20%	0
20.4			50%	0
20.5			100%	0
30	Корреспондентский счет в НБКР		0%	
40	Корреспондентские счета в коммерческих банках Кыргызской Республики	0		0

40.1			0%	
40.2			10%	0
40.3			20%	0
40.4			50%	0
40.5			100%	0
50	Корреспондентские счета в коммерческих банках стран СНГ	0		0
50.1			0%	
50.2			10%	0
50.3			20%	0
50.4			50%	0
50.5			100%	0
60	Корреспондентские счета в иностранных банках, кроме стран СНГ	0		0
60.1			0%	
60.2			10%	0
60.3			20%	0
60.4			50%	0
60.5			100%	0
70	Золото и другие драгоценные металлы	0		0
70.1			0%	
70.2			10%	0
70.3			20%	0

70.4			50%	0
70.5			100%	0
80	Межбанковские депозиты в коммерческих банках Кыргызской Республики	0		0
80.1			0%	
80.2			10%	0
80.3			20%	0
80.4			50%	0
80.5			100%	0
90	Межбанковские депозиты в банках и финансовых организациях стран СНГ	0		0
90.1			0%	
90.2			10%	0
90.3			20%	0
90.4			50%	0
90.5			100%	0
100	Межбанковские депозиты в иностранных банках и финансовых организациях, кроме стран СНГ	0		0
100.1			0%	
100.2			10%	0
100.3			20%	0

100.4			50%	0
100.5			100%	0
110.0	Краткосрочные межбанковские размещения до 7 дней	0		0
110.1			0%	
110.2			10%	0
110.3			20%	0
110.4			50%	0
110.5			100%	0
120	Операции по РЕПО-соглашениям	0		0
120.1			0%	
120.2			10%	0
120.3			20%	0
120.4			50%	0
120.5			100%	0

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

№	Статьи	По балансу	Кредитный риск, %	Взвешенное значение
130	Ценные бумаги, выпущенные правительством КР и/или НБКР	0		0
130.1			0%	
130.2			10%	0

130.3			20%	0
130.4			50%	0
130.5			100%	0
140	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти	0		0
140.1			0%	
140.2			10%	0
140.3			20%	0
140.4			50%	0
140.5			100%	0
150	Ценные бумаги, выпущенные Правительствами стран СНГ	0		0
150.1			0%	
150.2			10%	0
150.3			20%	0
150.4			50%	0
150.5			100%	0
160	Ценные бумаги, выпущенные иностранными правительствами стран, кроме правительств стран СНГ	0		0
160.1			0%	
160.2			10%	0

160.3			20%	0
160.4			50%	0
160.5			100%	0
170	Долговые ценные бумаги кыргызских компаний	0		0
170.1			0%	
170.2			10%	0
170.3			20%	0
170.4			50%	0
170.5			100%	0
180	Долговые ценные бумаги компаний стран СНГ	0		0
180.1			0%	
180.2			10%	0
180.3			20%	0
180.4			50%	0
180.5			100%	0
190	Долговые ценные бумаги иностранных компаний, кроме стран СНГ	0		0
190.1			0%	
190.2			10%	0
190.3			20%	0
190.4			50%	0
190.5			100%	0

200	Капитальные ценные бумаги кыргызских компаний	0		0
200.1	Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций КР (менее 20%)		Вычет из капитала	
200.2	Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
200.3	Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
200.4	Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
200.5	Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
200.6	Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
210	Капитальные ценные бумаги компаний стран СНГ	0		0
210.1	Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций стран СНГ (менее 20%)		Вычет из капитала	
210.2	Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
210.3	Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0

210.4	Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
210.5	Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
210.6	Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
220	Капитальные ценные бумаги компаний КР и стран СНГ, не подлежащие амортизации	0		0
220.1	Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций КР и стран СНГ, не подлежащие амортизации (менее 20%)		Вычет из капитала	
220.2	Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
220.3	Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
220.4	Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
220.5	Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
220.6	Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
230	Капитальные ценные бумаги иностранных компаний, кроме стран СНГ	0		0

230.1	Капитальные ценные бумаги иностранных банков и других финансово-кредитных организаций, кроме стран СНГ (менее 20%)		Вычет из капитала	
230.2	Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
230.3	Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
230.4	Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
230.5	Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
230.6	Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0

КРЕДИТЫ И ЛИЗИНГИ

№	Статьи	По балансу	Кредитный риск, %	Взвешенное значение
240	Кредиты банкам Кыргызской Республики	0		0
240.1			0%	
240.2			10%	0
240.3			20%	0
240.4			50%	0
240.5			100%	0
240.6			150%	0
240.7			200%	0
240.8			300%	0

250	Кредиты банкам и финансовым организациям стран СНГ	0		0
250.1			0%	
250.2			10%	0
250.3			20%	0
250.4			50%	0
250.5			100%	0
250.6			150%	0
250.7			200%	0
250.8			300%	0
260	Кредиты иностранным банкам и финансовым организациям, кроме стран СНГ	0		0
260.1			0%	
260.2			10%	0
260.3			20%	0
260.4			50%	0
260.5			100%	0
260.6			150%	0
260.7			200%	0
260.8			300%	0
270	Кредиты государственному сектору	0		0
270.1			0%	
270.2			10%	0
270.3			20%	0

270.4			50%	0
270.5			100%	0
270.6			300%	0
280	Кредиты негосударственному сектору	0		0
280.1			0%	
280.2			10%	0
280.3			20%	0
280.4			50%	0
280.5			100%	0
280.6			150%	0
280.7			200%	0
280.8			300%	0
290	Кредиты физическим лицам для личных целей	0		0
290.1			0%	
290.2			10%	0
290.3			20%	0
290.4			50%	0
290.5			100%	0
290.6			150%	0
290.7			200%	0
290.8			300%	0
300	Ипотечные кредиты государственному сектору	0		0
300.1			100%	0
300.2			300%	0

310	Ипотечные кредиты негосударственному сектору	0		0
310.1			100%	0
310.2			150%	0
310.3			200%	0
310.4			300%	0
320	Ипотечные кредиты физическим лицам	0		0
320.1			50%	0
320.2			100%	0
320.3			150%	0
320.4			200%	0
320.5			300%	0
330	Кредиты на строительство государственному сектору	0		0
330.1			0%	
330.2			10%	0
330.3			20%	0
330.4			50%	0
330.5			100%	0
330.6			300%	0
340	Кредиты на строительство негосударственному сектору	0		0
340.1			0%	
340.2			10%	0

340.3			20%	0
340.4			50%	0
340.5			100%	0
340.6			150%	0
340.7			200%	0
340.8			300%	0
350	Кредиты на строительство физическим лицам	0		0
350.1			0%	
350.2			10%	0
350.3			20%	0
350.4			50%	0
350.5			100%	0
350.6			150%	0
350.7			200%	0
350.8			300%	0
360	Кредиты на капитальную аренду	0		0
360.1			0%	
360.2			10%	0
360.3			20%	0
360.4			50%	0
360.5			100%	0
360.6			150%	0
360.7			200%	0

360.8			300%	0
361	Финансирование, предоставленное по договорам мушарака, мудароба	0		0
361.1			0%	0
361.2			10%	0
361.3			20%	0
361.4			50%	0
361.5			100%	0
361.6			150%	0
361.7			200%	0
361.8			300%	0
361.9			400%	0
370	Основные средства		100%	0
380	Прочая собственность банка		100%	0
390	Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных банках		Вычет из капитала	
400	Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных финансовых организациях, кроме банков		Вычет из капитала	
410	Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных нефинансовых организациях		100%	0

420	Начисленные проценты к получению	0		0
420.1			0%	
420.2			10%	0
420.3			20%	0
420.4			50%	0
420.5			100%	0
420.6			150%	0
420.7			200%	0
420.8			300%	0
420.9			400%	0
430	Прочие активы	0		0
430.1	Нематериальные активы		Вычет из капитала	
430.2	Остальная часть прочих активов	0		0
430.3			0%	0
430.4			10%	0
430.5			20%	0
430.6			50%	0
430.7			100%	0
440	ВСЕГО балансовых активов (сумма ст. 10-430)	0		0
450	Всего по категории 1	0	0%	0
450	Всего по категории 1	0	0%	0
460	Всего по категории 2	0	10%	0
470	Всего по категории 3	0	20%	0

480	Всего по категории 4	0	50%	0
490	Всего по категории 5	0	100%	0
500	Всего по категории 6	0	150%	0
510	Всего по категории 7	0	200%	0
520	Всего по категории 8	0	300%	0
530	Всего по категории 9	0	400%	0
539	Всего вычетов из капитала	0		

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

№	Статьи	По балансу	Фактор кредитной конверсии, %	Кредитный риск, %	Взвешенное значение
540	Обязательства на выдачу кредитов	0			0
540.1			100%	0%	
540.2			100%	10%	0
540.3			100%	20%	0
540.4			100%	50%	0
540.5			100%	100%	0
550	Общие гарантии по кредитам и ценным бумагам, резервные аккредитивы и гарантии по акцептованию	0			0
550.1			100%	0%	
550.2			100%	10%	0

550.3			100%	20%	0
550.4			100%	50%	0
550.5			100%	100%	0
551	Обязательства, связанные с торговыми сделками в рамках международной торговли	0			0
551.1			20%	0%	
551.2			20%	10%	0
551.3			20%	20%	0
551.4			20%	50%	0
551.5			20%	100%	0
560	Обязательства, связанные с конкретными сделками	0			0
560.1			50%	0%	
560.2			50%	10%	0
560.3			50%	20%	0
560.4			50%	50%	0
560.5			50%	100%	0
570	Прочие обязательства, связанные с торговыми сделками	0			0
570.1			50%	0%	
570.2			50%	10%	0
570.3			50%	20%	0
570.4			50%	50%	0
570.5			50%	100%	

580	Соглашения о продаже с последующим выкупом	0			0
580.1			100%	0%	
580.2			100%	10%	0
580.3			100%	20%	0
580.4			100%	50%	0
580.5			100%	100%	0
590	Обязательства по покупке активов	0			0
590.1			100%	0%	
590.2			100%	10%	0
590.3			100%	20%	0
590.4			100%	50%	0
590.5			100%	100%	0
591	Обязательства, по которым банк имеет право безусловного отзыва/ аннулирования в любое время без предварительного уведомления клиента	0	10%	100%	0
591.1			10%	0%	0
591.2			10%	10%	0
591.3			10%	20%	0
591.4			10%	50%	0
591.5			10%	100%	0
600	Валютные операции	0			0
600.1	менее 1 года	0			0
600.1.1			2%	20%	0
600.1.2			2%	100%	0

600.2	от 1 года до 2 лет	0			0
600.2.1			5%	20%	0
600.2.2			5%	100%	0
600.3	на каждый следующий год	0			0
600.3.1				20%	0
600.3.2				100%	0
610	Операции с процентной ставкой	0			0
610.1	менее 1 года	0			0
610.1.1			0,5%	20%	0
610.1.2			0,5%	100%	0
610.2	от 1 года до 2 лет	0			0
610.2.1			1%	20%	0
610.2.2			1%	100%	0
610.3	на каждый следующий год	0			0
610.3.1				20%	0
610.3.2				100%	0
620	Другие забалансовые обязательства	0			0
620.1			100%		0
620.2			100%		0
620.3			100%		0

630	ВСЕГО забалансовых обязательств (сумма ст. 540-620)	0			0
640	Всего специальных резервов на покрытие потенциальных и лизинговых потерь и убытков (далее – специальный резерв на покрытие убытков)	0			
640.1	Специальный резерв на покрытие убытков по балансовым активам				
640.2	Специальный резерв на покрытие убытков по забалансовым обязательствам				
650	ВСЕГО балансовых активов и забалансовых обязательств, взвешенных по степени риска, за вычетом резервов на покрытие убытков (ст. 440 плюс ст. 630 минус 640)				0

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ

№	Статьи	По балансу	Доля %	Взвешенное значение
660	Бессрочный субординированный долг			
670	С оставшимся сроком погашения более 5 лет		100%	0
680	С оставшимся сроком погашения от 4 до 5 лет		80%	0
690	С оставшимся сроком погашения от 3 до 4 лет		60%	0
700	С оставшимся сроком погашения от 2 до 3 лет		40%	0
710	С оставшимся сроком погашения от 1 до 2 лет		20%	0
720	С оставшимся сроком погашения менее 1 года		0%	
730	Всего	0		0

**КАПИТАЛ ЖАНА КАПИТАЛДЫН ШАЙКЕШТИГИНИН
КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ/ КАПИТАЛ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА**

№	Статьялар	Сумма
	Капитал Первого уровня	
	Базовый капитал Первого уровня	
740	Простые акции	
750	Привилегированные некумулятивные акции (приемлемые для включения в Базовый капитал Первого уровня).	
760	Капитал, внесенный сверх номинала	
770	Резервы для будущих потребностей банка	
780	Нераспределенная прибыль (убытки) прошлых лет	
790	(-) Убытки текущего года	
800	(-) Нематериальные активы (ст.430.1)	
810	(-) Инвестиции в неконсолидированные банки, финансово-кредитные организации и небанковские финансово-кредитные организации (ст. 200.1, 210.1, 220.1, 230.1, ст. 390, ст. 400)	
820	(-) Отсроченные налоговые активы	
830	(-) Прямые или косвенные инвестиции в собственные акции банка	
840	Всего Базовый капитал Первого уровня (сумма ст. 740-830)	0
	Дополнительный капитал Первого уровня	
850	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	
860	Привилегированные акции (неприемлемые для включения в Базовый капитал Первого уровня) и сумма, внесенная выше их номинальной стоимости	

870	Другие инструменты капитала (ст. 660)	
880	(-) Прямые или косвенные инвестиции в свой собственный Дополнительный капитал Первого уровня	
890	(-) Инвестиции в Дополнительный капитал Первого уровня неконсолидированных банков и капитал финансово-кредитных организаций и нефинансовых организаций (если применимо)	
900	Всего Дополнительный капитал Первого уровня (сумма ст. 820-860)	0
910	Всего капитал Первого уровня (сумма ст. 840 и ст. 900)	0
	Капитал Второго уровня	
920	Прибыль текущего года	
930	Общие резервы (приемлемые для включения)	
940	Резервы по переоценке ценных бумаг	
950	Резервы по пересчету иностранной валюты при консолидации	
960	Резерв на выравнивание прибыли	
970	Резерв на покрытие рисков по инвестициям	
980	Часть инструментов капитала и долговых инструментов, которая может быть включена в состав Капитала Второго уровня с разрешения Национального банка по письменному заявлению совета директоров банка	
990	Разница между ценой продажи акций, включенных в Капитал Второго уровня (не включенных в Капитал Первого уровня), и их номинальной стоимостью по результатам эмиссии	

1000	(-) Прямые или косвенные инвестиции в свой собственный Капитал Второго уровня	
1010	(-) Инвестиции в Капитал Второго уровня неконсолидированных банков и капитал финансово-кредитных организаций и нефинансовых организаций (если применимо)	
1020	Всего Капитал Второго уровня (сумма ст. 920-1010)	0
1030	Всего чистый суммарный капитал (сумма ст. 910 и ст. 1020)	0
1040	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (ст. 1030/ ст.650)	
1050	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (ст. 910/ ст. 650)	
1060	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (ст. 840/ ст. 650)	
	Справочно:	
	Собственные средства банка	0

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 года № 2023-П-10/43-5-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О регулятивной банковской отчетности» «,утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) Приложение 2 отчета «Раздел 4. Пруденциальные отчеты. Подраздел 4.1.1. Взвешивание по степени кредитного риска» изложить в следующей редакции:

2-тиркеме / Приложение 2

Отчет/Отчет:	4-бөлүк. Пруденциалдык отчеттор. 4.1.1-бөлүкчө. Кредиттик тобокелдик деңгээли боюнча баалоо/ Раздел 4. Пруденциальные отчеты. Подраздел 4.1.1. Взвешивание по степени кредитного риска
Субъекттин аталышы/ Наименование субъекта:	
Карата/По состоянию на:	
Мезгилдүүлүгү/ Периодичность:	Ежемесячно
Примечание:	

АКТИВДЕР / АКТИВЫ

№	Статьялар / Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредиттик тобокелдик%/Кредитный риск, %	Бааланган мааниси / Взвешенное значение
10	Банкноттор жана монеталар/ Банкноты и монеты	0		0
10.1			0%	
10.2			10%	0
10.3			20%	0
10.4			50%	0
10.5			100%	0
20	Эсептөөдөгү акча активдери/ Денежные активы в расчетах	0		0
20.1			0%	

20.2			10%	0
20.3			20%	0
20.4			50%	0
20.5			100%	0
30	Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп/ Корреспондентский счет в НБКР		0%	
40	Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардагы корреспонденттик эсептер/ Корреспондентские счета в коммерческих банках Кыргызской Республики	0		0
40.1			0%	
40.2			10%	0
40.3			20%	0
40.4			50%	0
40.5			100%	0
50	КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер/ Корреспондентские счета в коммерческих банках стран СНГ	0		0
50.1			0%	
50.2			10%	0
50.3			20%	0
50.4			50%	0
50.5			100%	0

60	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы корреспонденттик эсептер/ Корреспондентские счета в иностраннных банках, кроме стран СНГ	0		0
60.1			0%	
60.2			10%	0
60.3			20%	0
60.4			50%	0
60.5			100%	0
70	Алтын жана башка баалуу металлдар/Золото и другие драгоценные металлы	0		0
70.1			0%	
70.2			10%	0
70.3			20%	0
70.4			50%	0
70.5			100%	0
80	Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы банктар аралык депозиттер/ Межбанковские депозиты в коммерческих банках Кыргызской Республики	0		0
80.1			0%	
80.2			10%	0
80.3			20%	0

80.4			50%	0
80.5			100%	0
90	КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы жана финансы уюмдарындагы банктар аралык депозиттер/ Межбанковские депозиты в банках и финансовых организациях стран СНГ	0		0
90.1			0%	
90.2			10%	0
90.3			20%	0
90.4			50%	0
90.5			100%	0
100	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, банктардагы жана финансы уюмдарындагы банктар аралык депозиттер/ Межбанковские депозиты в иностранных банках и финансовых организациях, кроме стран СНГ	0		0
100.1			0%	
100.2			10%	0
100.3			20%	0
100.4			50%	0
100.5			100%	0
110,00	7 күнгө чейинки кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар/ Краткосрочные межбанковские размещения до 7 дней	0		0
110.1			0%	
110.2			10%	0
110.3			20%	0

110.4			50%	0
110.5			100%	0
120	РЕПО макулдашуулар боюнча операциялар/ Операции по РЕПО- соглашениям	0		0
120.1			0%	
120.2			10%	0
120.3			20%	0
120.4			50%	0
120.5			100%	0

**БААЛУУ КАГАЗДАР ПОРТФЕЛИ/ПОРТФЕЛЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

№	Статьялар/ Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредиттик тобокелдик % /Кредитный риск, %	Бааланган мааниси / Взвешенное значение
130	Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана/ же Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные правительством КР и/ или НБКР	0		0
130.1			0%	
130.2			10%	0
130.3			20%	0
130.4			50%	0
130.5			100%	0

140	Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти	0		0
140.1			0%	
140.2			10%	0
140.3			20%	0
140.4			50%	0
140.5			100%	0
150	КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные правительствами стран СНГ	0		0
150.1			0%	
150.2			10%	0
150.3			20%	0
150.4			50%	0
150.5			100%	0
160	КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн тышкары, чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар/ Ценные бумаги, выпущенные иностранными правительствами	0		0

	стран, кроме правительств стран СНГ			
160.1			0%	
160.2			10%	0
160.3			20%	0
160.4			50%	0
160.5			100%	0
170	Кыргызстандын компанияларынын карыздык баалуу кагаздары/ Долговые ценные бумаги кыргызских компаний	0		0
170.1			0%	
170.2			10%	0
170.3			20%	0
170.4			50%	0
170.5			100%	0
180	КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары/ Долговые ценные бумаги компаний стран СНГ	0		0
180.1			0%	
180.2			10%	0
180.3			20%	0
180.4			50%	0
180.5			100%	0

190	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк компаниялардын карыздык баалуу кагаздары/ Долговые ценные бумаги иностранных компаний, кроме стран СНГ	0		0
190.1			0%	
190.2			10%	0
190.3			20%	0
190.4			50%	0
190.5			100%	0
200	Кыргызстандын компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги кыргызских компаний	0		0
200.1	Кыргыз Республикасынын банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций КР (менее 20%)		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	

200.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
200.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
200.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
200.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
200.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
210	КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги компаний стран СНГ	0		0
210.1	КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык			

	баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций стран СНГ (менее 20%)		Капи- талдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
210.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
210.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
210.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
210.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
210.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
220	Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн	0		0

	компанияларынын амортизацияланбаган капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги компаний КР и стран СНГ, не подлежащие амортизации			
220.1	Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын амортизацияланбаган капиталдык баалуу кагаздары (20%дан аз)/Капитальные ценные бумаги банков и других финансово-кредитных организаций КР и стран СНГ, не подлежащие амортизации (менее 20%)		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
220.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
220.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0

220.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
220.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
220.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0
230	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкөлүк компаниялардын капиталдык баалуу кагаздары/ Капитальные ценные бумаги иностранных компаний, кроме стран СНГ	0		0
230.1	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарынын жана башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздары (20%дан аз)/ Капитальные ценные бумаги иностранных банков и других финансово-кредитных		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	

	организаций, кроме стран СНГ (менее 20%)			
230.2	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		0%	
230.3	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		10%	0
230.4	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		20%	0
230.5	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		50%	0
230.6	Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү/ Остальная часть капитальных ценных бумаг		100%	0

**КРЕДИТТЕР ЖАНА ЛИЗИНГДЕР/
КРЕДИТЫ И ЛИЗИНГИ**

№	Статьялар / Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредиттик тобокелдик, %/ Кредитный риск, %	Бааланган мааниси/ Взвешенное значение
240	Кыргыз Республикасынын банктарына берилген кредиттер/ Кредиты банкам Кыргызской Республики	0		0
240.1			0%	
240.2			10%	0
240.3			20%	0
240.4			50%	0
240.5			100%	0
240.6			150%	0
240.7			200%	0
240.8			300%	0
250	КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына берилген кредиттер/ Кредиты банкам и финансовым организациям стран СНГ	0		0
250.1			0%	
250.2			10%	0

250.3			20%	0
250.4			50%	0
250.5			100%	0
250.6			150%	0
250.7			200%	0
250.8			300%	0
260	КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарына жана финансы уюмдарына берилген кредиттер/ Кредиты иностранным банкам и финансовым организациям, кроме стран СНГ	0		0
260.1			0%	
260.2			10%	0
260.3			20%	0
260.4			50%	0
260.5			100%	0
260.6			150%	0
260.7			200%	0
260.8			300%	0
270	Мамлекеттик секторго берилген кредиттер/ Кредиты государственному сектору	0		0
270.1			0%	
270.2			10%	0
270.3			20%	0
270.4			50%	0

270.5			100%	0
270.6			300%	0
280	Мамлекеттик эмес секторго кредиттер/ Кредиты негосударственному сектору	0		0
280.1			0%	
280.2			10%	0
280.3			20%	0
280.4			50%	0
280.5			100%	0
280.6			150%	0
280.7			200%	0
280.8			300%	0
290	Жеке адамдарга жеке максат үчүн берилген кредиттер/ Кредиты физическим лицам для личных целей	0		0
290.1			0%	
290.2			10%	0
290.3			20%	0
290.4			50%	0
290.5			100%	0
290.6			150%	0
290.7			200%	0
290.8			300%	0

300	Мамлекеттик секторго берилген ипотекалык кредиттер/ Ипотечные кредиты государственному сектору	0		0
300.1			100%	0
300.2			300%	0
310	Мамлекеттик эмес секторго берилген ипотекалык кредиттер/ Ипотечные кредиты негосударственному сектору	0		0
310.1			100%	0
310.2			150%	0
310.3			200%	0
310.4			300%	0
320	Жеке адамдарга берилген ипотекалык кредиттер/ Ипотечные кредиты физическим лицам	0		0
320.1			50%	0
320.2			100%	0
320.3			150%	0
320.4			200%	0
320.5			300%	0
330	Мамлекеттик секторго курулушка берилген кредиттер/ Кредиты на строительство государственному сектору	0		0

330.1			0%	
330.2			10%	0
330.3			20%	0
330.4			50%	0
330.5			100%	0
330.6			300%	0
340	Мамлекеттик эмес секторго курулушка берилген кредиттер/ Кредиты на строительство негосударственному сектору	0		0
340.1			0%	
340.2			10%	0
340.3			20%	0
340.4			50%	0
340.5			100%	0
340.6			150%	0
340.7			200%	0
340.8			300%	0
350	Жеке адамдарга курулушка берилген кредиттер/ Кредиты на строительство физическим лицам	0		0
350.1			0%	
350.2			10%	0
350.3			20%	0
350.4			50%	0
350.5			100%	0
350.6			150%	0

350.7			200%	0
350.8			300%	0
360	Капиталдык ижарага берилген кредиттер/ Кредиты на капитальную аренду	0		0
360.1			0%	
360.2			10%	0
360.3			20%	0
360.4			50%	0
360.5			100%	0
360.6			150%	0
360.7			200%	0
360.8			300%	0
361	Мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо/ Финансирование, предоставленное по договорам мушарака, мудараба	0		0
361.1			0%	0
361.2			10%	0
361.3			20%	0
361.4			50%	0
361.5			100%	0
361.6			150%	0
361.7			200%	0
361.8			300%	0
361.9			400%	0

370	Негизги каражаттар/ Основные средства		100%	0
380	Банктын башка менчиги/ Прочая собственность банка		100%	0
390	Консолидацияланбаган банктарга инвестициялар жана финансылык катышуу/ Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных банках		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
400	Банктардан тышкары, консолидацияланбаган финансылык уюмдарга инвестициялар жана финансылык каржылоо/ Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных финансовых организациях, кроме банков		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
410	Консолидацияланбаган финансылык эмес уюмдарга инвестициялар жана финансылык каржылоо/ Инвестиции и финансовое участие в неконсолидированных нефинансовых организациях		100%	0
420	Алууга чегерилген пайыздар/ Начисленные проценты к получению	0		0

420.1			0%	
420.2			10%	0
420.3			20%	0
420.4			50%	0
420.5			100%	0
420.6			150%	0
420.7			200%	0
420.8			300%	0
420.9			400%	0
430	Башка активдер/ Прочие активы	0		0
430.1	Материалдык эмес активдер/ Нематериальные активы		Капиталдын эсебинен чыгаруу/ Вычет из капитала	
430.2	Башка активдердин калган бөлүгү/ Остальная часть прочих активов	0		0
430.3			0%	0
430.4			10%	0
430.5			20%	0
430.6			50%	0
430.7			100%	0
440	БАРДЫГЫ БОЛУП баланстык активдер (10-430 статьялардын суммасы)/ ВСЕГО балансовых активов (сумма ст. 10-430)	0		0

450	Бардыгы болуп 1-категория боюнча/ Всего по категории 1	0	0%	0
460	Бардыгы болуп 2-категория боюнча/ Всего по категории 2	0	10%	0
470	Бардыгы болуп 3-категория боюнча/ Всего по категории 3	0	20%	0
480	Бардыгы болуп 4-категория боюнча/ Всего по категории 4	0	50%	0
490	Бардыгы болуп 5-категория боюнча/ Всего по категории 5	0	100%	0
500	Бардыгы болуп 6-категория боюнча/ Всего по категории 6	0	150%	0
510	Бардыгы болуп 7-категория боюнча/ Всего по категории 7	0	200%	0
520	Бардыгы болуп 8-категория боюнча/ Всего по категории 8	0	300%	0
530	Бардыгы болуп 9-категория боюнча/ Всего по категории 9	0	400%	0
539	Бардыгы болуп капиталдын эсебинен чыгарылгандар/ Всего вычетов из капитала	0		

**БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР/
ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

№	Статьялар/ Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Кредиттик конверсия фактору, %/ Фактор кредитной конверсии, %	Кредиттик тобокелдик, %/ Кредитный риск, %
540	Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер/ Обязательства на выдачу кредитов	0		
540.1			100%	0%
540.2			100%	10%
540.3			100%	20%
540.4			100%	50%
540.5			100%	100%
550	Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы гарантиялар, резервдеги аккредитивдер жана акцепттөө боюнча гарантиялар/ Общие гарантии по кредитам и ценным бумагам, резервные аккредитивы и гарантии по акцептованию	0		
550.1			100%	0%
550.2			100%	10%
550.3			100%	20%
550.4			100%	50%

550.5			100%	100%
551	Обязательства, связанные с торговыми сделками в рамках международной торговли	0		
551.1			20%	0%
551.2			20%	10%
551.3			20%	20%
551.4			20%	50%
551.5			20%	100%
560	Белгилүү бир бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер/ Обязательства, связанные с конкретными сделками	0		
560.1			50%	0%
560.2			50%	10%
560.3			50%	20%
560.4			50%	50%
560.5			50%	100%
570	Соода бүтүмдөрүнө байланыштуу башка милдеттенмелер/ Прочие обязательства, связанные с торговыми сделками	0		
570.1			50%	0%
570.2			50%	10%
570.3			50%	20%
570.4			50%	50%
570.5			50%	100%

580	Кийинчерээк сатып алуу шартында сатуу жөнүндө макулдашуулар/ Соглашения о продаже с последующим выкупом	0		
580.1			100%	0%
580.2			100%	10%
580.3			100%	20%
580.4			100%	50%
580.5			100%	100%
590	Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер/ Обязательства по покупке активов	0		
590.1			100%	0%
590.2			100%	10%
590.3			100%	20%
590.4			100%	50%
590.5			100%	100%
591	Обязательства, по которым банк имеет право безусловного отзыва/аннулирования в любое время без предварительного уведомления клиента	0		0
591.1			10%	0%
591.2			10%	10%
591.3			10%	20%
591.4			10%	50%
591.5			10%	100%

600	Валюталык операциялар/ Валютные операции	0		
600.1	1 жылдан аз/ менее 1 года	0		
600.1.1			2%	20%
600.1.2			2%	100%
600.2	1 жылдан 2 жылга чейин/ от 1 года до 2 лет	0		
600.2.1			5%	20%
600.2.2			5%	100%
600.3	ар бир кийинки жыл үчүн/ на каждый следующий год	0		
600.3.1				20%
600.3.2				100%
610	Пайыздык чен менен операциялар/ Операции с процентной ставкой	0		
610.1	1 жылдан аз/ менее 1 года	0		
610.1.1			0,5%	20%
610.1.2			0,5%	100%
610.2	1 жылдан 2 жылга чейин/ от 1 года до 2 лет	0		
610.2.1			1%	20%
610.2.2			1%	100%
610.3	ар бир кийинки жыл үчүн/ на каждый следующий год	0		
610.3.1				20%
610.3.2				100%
620	Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер/ Другие забалансовые обязательства	0		
620.1			100%	
620.2			100%	
620.3			100%	

630	БАРДЫГЫ БОЛУП баланстан тышкаркы милдеттенмелер (540-620-ст. суммасы)/ ВСЕГО забалансовых обязательств (сумма ст. 540-620)	0		
640	Бардыгы болуп потенциалдуу жана лизингдик жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга атайын кам (мындан ары – чыгымдардын ордун жабууга атайын кам)/ Всего специальных резервов на покрытие потенциальных и лизинговых потерь и убытков (далее – специальный резерв на покрытие убытков)	0		
640.1	Баланстык активдер боюнча чыгымдардын ордун жабууга атайын резерв/ Специальный резерв на покрытие убытков по балансовым активам			
640.2	Баланстык активдер боюнча чыгымдардын ордун жабууга атайын резерв/ Специальный резерв на покрытие убытков по забалансовым обязательствам			

650	БАРДЫГЫ БОЛУП чыгымдын ордун жабууга камды эсептен чыгаруу менен тобокелдик деңгээли боюнча өлчөнгөн баланстык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер (440-ст. плюс 630-ст. минус 640)/ ВСЕГО балансовых активов и забалансовых обязательств, взвешенных по степени риска, за вычетом резервов на покрытие убытков (ст. 440 плюс ст. 630 минус ст. 640)			
-----	--	--	--	--

**СУБОРДИНАЦИЯЛАНГАН КАРЫЗ/
СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ**

№	Статьялар/ Статьи	Баланс боюнча/ По балансу	Үлүшү%/ Доля %	Бааланган мааниси/ Взвешенное значение
660	Мөөнөтсүз субординацияланган карыз/ Бессрочный субординированный долг			
670	5 жылдан ашык калган төлөө мөөнөтү менен/ С оставшимся сроком погашения более 5 лет		100%	0
680	4 жылдан 5 жылга чейинки калган төлөө мөөнөтү менен/ С оставшимся сроком погашения от 4 до 5 лет		80%	0

690	3 жылдан 4 жылга чейинки калган төлөө мөөнөтү менен/ С оставшимся сроком погашения от 3 до 4 лет		60%	0
700	2 жылдан 3 жылга чейинки калган төлөө мөөнөтү менен/ С оставшимся сроком погашения от 2 до 3 лет		40%	0
710	1 жылдан 2 жылга чейинки калган төлөө мөөнөтү менен/ С оставшимся сроком погашения от 1 до 2 лет		20%	0
720	1 жылга чейинки калган төлөө мөөнөтү менен/ С оставшимся сроком погашения менее 1 года		0%	
730	Бардыгы болуп/ Всего	0		0

**КАПИТАЛ ЖАНА КАПИТАЛДЫН ШАЙКЕШТИГИНИН
КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ/ КАПИТАЛ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА**

№	Статьялар	Сумма
	Биринчи деңгээлдеги Капитал/ Капитал Первого уровня	
	Биринчи деңгээлдеги базалык капитал/ Базовый капитал Первого уровня	
740	Жөнөкөй акциялар/ Простые акции	
750	Артыкчылыктуу куммулятивдик эмес акциялар (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга кошуу үчүн алгылыктуу)/ Привилегированные некумулятивные акции (приемлемые для включения в Базовый капитал Первого уровня)	
760	Номиналдан үстөк салынган капитал/ Капитал, внесенный сверх номинала	

770	Банктык келечектеги керектөөлөрү үчүн кам/ Резервы для будущих потребностей банка	
780	Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымы)/ Нераспределенная прибыль (убытки) прошлых лет	
790	(-) Өткөн жылдардын чыгымы/ (-) Убытки текущего года	
800	(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.)/ (-) Нематериальные активы (ст. 430.1)	
810	(-) Консолидацияланбаган банктарга, финансы-кредит уюмдарына жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына инвестициялар (200.1, 210.1, 220.1, 230.1-ст., 390-ст., 400-ст.)/ (-) Инвестиции в неконсолидированные банки, финансово-кредитные организации и небанковские финансово - кредитные организации (ст. 200.1, 210.1, 220.1, 230.1, ст. 390, ст. 400)	
820	(-) Мөөнөтү жылдырылган салыктык активдер/ (-) Отсроченные налоговые активы	
830	(-) Банктын өздүк акцияларына тике же кыйыр инвестициялар/ (-) Прямые или косвенные инвестиции в собственные акции банка	
840	Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (740-830-ст. суммасы)/ Всего Базовый капитал Первого уровня (сумма ст. 740-830)	0
	Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал/ Дополнительный капитал Первого уровня	
850	Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал/ Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	

860	Артыкчылыктуу (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга кошуу үчүн алгылыктуу) акциялар жана алардын номиналдык наркынан ашык салынган сумма / Привилегированные акции (неприемлемые для включения в Базовый капитал Первого уровня) и сумма, внесенная выше их номинальной стоимости	
870	Капиталдын башка инструменттери (660-ст.)/ Другие инструменты капитала (ст. 660)	
880	(-) Биринчи деңгээлдеги өздүк кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар/ (-) Прямые или косвенные инвестиции в свой собственный Дополнительный капитал Первого уровня	
890	(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталга жана финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса)/ (-) Инвестиции в Дополнительный капитал Первого уровня неконсолидированных банков и капитал финансово-кредитных организаций и нефинансовых организаций (если применимо)	
900	Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал (820-860-ст.суммасы)/ Всего Дополнительный капитал Первого уровня (сумма ст. 820-860)	0
910	Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги капитал (840 жана 900-ст. суммасы)/ Всего капитал Первого уровня (сумма ст.840 и ст. 900)	0
	Экинчи деңгээлдеги капитал/ Капитал Второго уровня	

920	Өтүп жаткан жылдын пайдасы/ Прибыль текущего года	
930	Жалпы кам (кошуу үчүн алгылыктуу)/ Общие резервы (приемлемые для включения)	
940	Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча кам/ Резервы по переоценке ценных бумаг	
950	Чет өлкө валютасын консолидациялоодо кайра эсептөө боюнча кам/ Резервы по пересчету иностранной валюты при консолидации	
960	Пайданы текшилөөгө кам/ Резерв на выравнивание прибыли	
970	Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам/ Резерв на покрытие рисков по инвестициям	
980	Капиталдын инструменттеринин жана карыздык инструменттердин бир бөлүгү, ал Улуттук банктын уруксаты менен банктын Директорлор кеңешинин жазуу жүзүндөгү билдирүүсү боюнча Экинчи деңгээлдеги капиталдын курамына киргизилиши мүмкүн/ Часть инструментов капитала и долговых инструментов, которая может быть включена в состав Капитала Второго уровня с разрешения Национального банка по письменному заявлению совета директоров банка	
990	Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген (Биринчи деңгээлдеги капиталга киргизилбеген) акцияларды сатуу баасы менен эмиссиялоо натыйжасы боюнча алардын номиналдык наркынын ортосундагы айырма/ Разница между ценой продажи акций, включенных в Капитал Второго уровня (невключенных в Капитал Первого уровня) и их	

	номинальной стоимостью по результатам эмиссии	
1000	(-) Биринчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар/ (-) Прямые или косвенные инвестиции в свой собственный Капитал Второго уровня	
1010	(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына жана финансы-кредит уюмдарынын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса)/ (-) Инвестиции в Капитал Второго уровня неконсолидированных банков и капитал финансово-кредитных организаций и нефинансовых организаций (если применимо)	
1020	Бардыгы болуп Экинчи деңгээлдеги капитал (920-1010-ст. суммасы)/ Всего Капитал Второго уровня (сумма ст. 920-1010)	0
1030	Бардыгы болуп таза суммардык капитал (910 жана 1020-ст. суммасы)/ Всего чистый суммарный капитал (сумма ст. 910 и ст. 1020)	0
1040	Суммардык капиталдын жеткиликтүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (1030/ 650-ст.)/ Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (ст. 1030/ ст.650)	0
1050	Биринчи деңгээлдеги капиталдын жеткиликтүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (910-ст/ 1020-ст.)/ Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (ст.910/ ст.650)	0

1060	Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жеткиликтүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (840-ст/ 650-ст.)/ Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (ст. 840/ ст. 650)	0
	Маалымат үчүн:/ Справочно:	
	Банктын өздүк каражаттары/ Собственные средства банка	0

«;

2) Приложение 2 отчета «Раздел 4. Пруденциальные отчеты. Подраздел 4.9 Экономические нормативы/показатели. Пункт 4.9.1. Сведения о соблюдении экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (показатель «Буфер капитала»)» изложить в следующей редакции:

«

Отчет/Отчет:	4-бөлүк. Пруденциалдык отчеттор. 4.9.-бөлүкчө. Экономикалык ченемдер/көрсөткүчтөр. 4.9.1.-пункту Экономикалык ченемдердин сакталышы жана банк капиталынын кошумча запасын толуктоо тууралуу маалымат («Капитал буфери» көрсөткүчү)./ Раздел 4. Пруденциальные отчеты. Подраздел 4.9. Экономические нормативы/показатели. Пункт 4.9.1. Сведения о соблюдении экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (показатель «Буфер капитала»)			
Субъектин аталышы/ Наименование субъекта:				
Мезгилдүүлүгү/ Периодичность:	Ежемесячно	ФИО Тел. исп:		
Единица измерения:	(миң сом/тыс. сом)			
Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы, банк капиталынын кошумча запасы («Капитал буфери» көрсөткүчү)/ Наименование экономических нормативов и требований, дополнительный запас капитала банка (показатель «Буфер капитала»)	Белги-лениши/ Обозначение	Банк капиталынын ченемин жана кошумча запасы эсептөө («Капиталдын буфери» көрсөткүчү)/ Расчет норматива и дополнительного запаса капитала банка (показателя «буфер капитала»)		Банктын капиталынын ченеминин жана кошумча запасын («Капитал буфери» көрсөткүчү) айкалыштырмаанын/ фактическое значение норматива и дополнительного запаса капитала банка (показателя «буфер капитала»)
		Белги-лениши/ Обозначение	Мааниси/ Значение	Банк капиталынын ченеминин жана кошумча запасынын белгиленген мааниси («Капитал буфери» көрсөткүчү)/ Установленное значение норматива и дополнительного запаса капитала банка (показателя «буфер капитала»)
				Банк капиталынын белгиленген ченеминен жана кошумча запасынан четтөө («Капитал буфери» көрсөткүчү)/ Отклонение от установленного норматива и дополнительного запаса капитала банка (показателя «буфер капитала»)

Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү/ Максимальный размер риска на одного заемщика	K1.1	C3	0	0	ашпаган/не более	20%	0
	K1.2	C3	0	0	ашпаган/не более	20%	0
	K1.3	MP	0	0	ашпаган/не более	30%	0
	K1.4	MP	0	0	ашпаган/не более	20%	0
Капиталдын шайкештигинин ченеми/ Норматив адекватности капитала	K2.1	ЧСК	0	0	ашпаган/не более	12% жана 14%**	0
	K2.2	ЧРА+П*Кор	0	0	кем эмес/не менее	7,5% жана 9,5%**	0
	K2.2	КПУ	0	0	кем эмес/не менее	6% жана 8%**	0
	K2.3	ЧРА	0	0	кем эмес/не менее	6%	0
	K2.3	БКПУ	0	0	кем эмес/не менее	6%	0
	K2.4	КПУ	0	0	кем эмес/не менее	6%	0
	K2.4	СА+30	0	0	кем эмес/не менее	6%	0
	K2.4	ЛА	0	0	кем эмес/не менее	45%	0
Ликвиддуулук ченеми/ Норматив ликвидности	K3.1	ОБ	0	0	кем эмес/не менее	45%	0
	ПЛ	Лав	0	0	кем эмес/не менее	8%	0
		ОБВ	0	0	кем эмес/не менее	8%	0
		ЧСК	0	0	кем эмес/не менее	8%	0
Чет өлкө валютасынын ликвиддуулугунун көрсөткүчү («капитал буфери» көрсөткүчү/ Показатель ликвидности в иностранной валюте (показатель «буфер капитала»))	Пл	Лав	0	0	кем эмес/не менее	8%	0
		ОБВ	0	0	кем эмес/не менее	8%	0
Банк капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» көрсөткүчү/ Дополнительный запас капитала банка (показатель «буфер капитала»))	Пл	Лав	0	0	кем эмес/не менее	8%	0
		ОБВ	0	0	кем эмес/не менее	8%	0

3) Приложении 2 отчета «Раздел 4. Пруденциальные отчеты. Подраздел 4.9 Экономические нормативы/показатели. 4.9.3. Отчет о выполнении требований Национального банка» изложить в следующей редакции:

«

4.9.3 Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет/

4.9.3 Отчет о выполнении требований Национального банка

Белгилениши/ Обозначение	Ченемди эсептөө/Расчет норматива		Айкын мааниси/ Фактиче- ское значение	Белгилен- ген мааниси/ Установ- ленное значение
	Белгилениши/ Обозначение	Мааниси/ Значение		
Бланктык кре- диттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү/ Макси- мальный размер риска по бланко- вым кредитам	Бланктык кредиттер/ Бланковые кредиты		0	Таза сум- мардык ка- питалдын 50%нан ашпаган/ не более 50% от ЧСК
	Таза суммардык капитал/ ЧСК	0		
Аффилирленген жана байла- ныштуу жактары менен ар бир банк эмес уюмга кайсы гана бол- босун финансы- лык салымдар- ды жана кре- диттерди кошо алганда, кайсы гана болбосун инвестициялар- дын максимал- дуу өлчөмү/	Инвестиция- лардын өлчөмү/ Размер инвестиций		0	өздүк (жөнгө са- луучу) ка- питалдын 15%нан аз/ менее 15% от собствен- ного (регу- лятивного) капитала
	Өздүк (жөнгө салуучу) капитал/ Собственный (регулятивный) капитал	0		

Максимальный размер любых инвестиций, включая любые финансовые вложения и кредиты в каждую небанковскую организацию				
Банк эмес уюмдарга жалпы инвестициялардын максималдуу өлчөмү/ Максимальный размер общих инвестиций в небанковские организации	Инвестициялардын өлчөмү/ Размер инвестиций		0	өздүк (жөнгө салынуучу) капиталдын 60%нан аз/ менее 60% от собственного (регулятивного) капитала
	Өздүк (жөнгө салуучу) капитал/ Собственный (регулятивный) капитал	0		
Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү/ Максимальный размер риска по операциям с аффилированными и связанными с лицами	Чогуу алынган карыз/ Совокупная задолженность		0	таза суммардык капиталдын 60%нан ашпаган/ не более 60% от ЧСК
	Өздүк (жөнгө салуучу) капитал/ Собственный (регулятивный) капитал	0		

Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү (негизги каражаттар)/ Максимальный размер инвестиций в банковские помещения (основные средства)	Инвестициялардын өлчөмү/ Размер инвестиций		0	төлөнгөн уставдык капиталдын өлчөмүнүн 100%нан ашпаган/ не более 100% от размера оплаченного уставного капитала
	Төлөнгөн уставдык капитал/ Оплаченный уставный капитал	0		
Банктын мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестицияларынын жалпы өлчөмү/ Общий размер инвестиций банка в ценные бумаги правительств и центральных банков государств	Инвестициялардын өлчөмү/Размер инвестиций		0	таза суммардык капиталдын 100%нан ашпаган/ не более 100% от ЧСК
	Таза суммардык капитал/ ЧСК	0		
Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын жалпы өлчөмү/ Общий размер инвестиций банка	Инвестициялардын өлчөмү/ Размер инвестиций		0	таза суммардык капиталдын 50%нан ашпаган/ не более 50% от ЧСК
	Таза суммардык капитал/ ЧСК	0		

в негосударственные долговые ценные бумаги				
Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы өлчөмү/ Общий размер крупных рисков банка	Банктын ири тобокелдиктеринин жалпы суммасы/ Общая сумма крупных рисков банка		0	Таза суммардык капиталдын беш эсе өлчөмүнүн 100%нан ашпаган/ не более 100% от пятикратного размера ЧСК
	Таза суммардык капиталдын беш эсе өлчөмү/ Пятикратный размер ЧСК	0		
Баалуу металл түрүндөгү активдердин максималдуу өлчөмү жана кардарлардын тапшырмасы боюнча баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырууга каражаттардын суммасы/ Максимальный объем активов в драгоценных металлах и сумма средств на осуществление операций с драгоценными металлами	Баалуу металл түрүндөгү активдердин көлөмү жана баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырууга каражаттардын суммасы/ Объем активов в драгоценных металлах и сумма средств на осуществление операций с драгоценными металлами			банктын төлөнгөн уставдык капиталынын 100%нан ашпаган/ не более 100% от оплаченного уставного капитала банка

по поручению клиентов	Төлөнгөн уставдык капитал/ Оплаченный уставной капитал	0	0	
Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин максималдуу көлөмү*/ Максимальный объем депозитов, привлеченных от физических и юридических лиц*	Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин көлөмү/ Объем депозитов, привлеченных от физических и юридических лиц	0	0	кредит портфелинин өлчөмүнүн 50%нан ашпаган/ не более 50% от размера кредитного портфеля
	Банктын кредит портфелинин өлчөмү/ Размер кредитного портфеля банка	0		

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 августа 2025 года
№ 2025-П-07/42-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 9,25 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 августа 2025 года.
3. Управлению денежно-кредитной политики разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитной политики.

Исполняющий обязанности председателя

М. Аттокуров